

Кырг
Ч34
А 50

A. Алимбеков

КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

«Эң күчтүү, эң таасирдүү,
эң ишенимдүү педагогика-
элдик педагогика, ал эми
тарбиячылардын
мыктысы-эл.»

Академик Г. Н. Волков

I
бөлүк

Бишкек — 1996

ГА. X.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ,
ИЛИМ ЖАНА МАДАНИЯТ МИНИСТРЛИГИ
— • —
КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

А. АЛИМБЕКОВ

КЫРГЫЗ
ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

I бөлүк

Окуу куралы

Чынбас

Бишкек — 1996

**Басууга Кыргыз билим берүү институтунун
редакциялык-басма көнешинин чечими менен сунуш
кылышынан**

Жооптуу редактору: **С. Иптаров**, Кыргыз билим берүү институтунун этнопедагогика бөлүм башчысы.

Рецензенттер: **А. Қалдыбаева**, И. Арабаев атында-
ты КМПУнун доценти, педагогика илимдеринин кандидаты.

А. Абдиев—КББИнин бөлүм башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты.

Алимбеков Акматали

А—50

Кыргыз этнопедагогикасы: I бөлүк: Республикалык маддистик берүүчү жогорку, орто окуу жайла-
рынын студ. учүн окуу куралы.— Б.: 1996,— 69 б.

Китечпе «Кыргыз этнопедагогикасы» курсу боюнча алгачкы ирет даярдалган окуу куралынын бириңчи бөлүгү. Анда этнопедагогика илимдеринин жалпы маселелери, кыргыз эл педагогикасынын негиздери, ошондой эле элдик таалим-тарбиянын маңызы, мазмуну, эреже-жоболору жөнүндө ырааттуу маалыматтар берилет.

А. 4303000000—96

ББК 74.00



© А. Алимбеков, 1996.

АЛГЫ СӨЗ

«Элдик педагогика» деген сөздү эшиктенде, алды менен ата-бабаларыбыздын акылман адептик ойлору, таасирдүү таалимчилик тажрыйбалары, нарктуу каадасалттары эске келсе да, аны абалкы гана эмес, азыркы эле турмуштун өзүнөн өнүп чыгып, элдин рухий-маданий байманасына айланып, анын өзүнчө бир кайталангыс, уникалдуу айдыңын түзүп жаткан адептик дөөлөттөр деп да түшүнүү туура. Арийне, эл эл болуп, элдик ыйман-нарк баркталип, урпак көчү уланып турганча анын адеп тегирмени да чүркаганы чүркаган.

Мына ошол «элдик» деген бийик баага арзыган адептик нарк-дөөлөттөрдүн башкы маңызын сыпаттап айтууга туура келсе, анда аларды тээ бийиктеги, Баба-Дыйкан сепкен үрөндөй жайнап, бири ажайып, бири бүлбүл нүрүн чачкан керемет жылдыздарга салыштырууга болот. Ал эгер, ошол керемет жылдыздар Ай менен Күн атанган ата-энесин айланып, мезгил менен мейкиндиктүн улуу мыйзамынын сакчысы болуп тек турары чын болсо, анда элдин рухий-адеп дөөлөттөрү да дал мына ошондой эле кызмат аткарып: калайык-калктын даркан ақыл күчү, нарктуу адеп-салтынын ажаржузу, таалим санатынын өрнөгү катары бек тура береринде шек жок. Андыктан, аларды адеп (А деп) уккан сөзүбүз, эскирген (Эс кирген) элесибиз, аманат (Аман ат) таберигибиздей каастарлап күтө билүү — атуулдук ар-намысыбыздын, улуттук адеп салтыбыздын башаты (Баш аты) болуш керек. Тегинден, «Урмат-ызаат» талабы элибизде эски-жаңы, улуу-кичүү алакасынын үңгү жобосу болбогон чыгар.

Адатта, «элдик педагогиканын элементтерин пайдалануу, улгуулөрүн колдонуу» дегендөй ой-пикирлерди лөп эле угууга болот. Мындан болгондо ал кандайдыр бир музейлик экспонатка, «катырылган кеп» сияктуу

көрсөтмө куралга айланып калар эле. А эгер биз «элдик педагогикадан башат алуу, ага негизденүү, ошондон өнүп чыгуу» дегендей түшүнүктөрдү канчалык эрте моюндай алсак, калкыбыздын бүгүнкү социалдык-экономикалык жана рухий-адептик жаңыруу жолунун эртеңи ошончолук айкын, ошончолук ишенимдүү, ошончолук сыймыктуу да болор эле.

Колунуздардагы китечпе дал мына ушундай нүктагы ой мерчемин негиз туткан, элибиздин кылымдан топтогон педагогикалык акыл-ой мурастары менен таалимтарбиялык тажрыйбаларын ырааттуу талдоого алган эне тилибиздеги саамалык эмгек. Автору — уламкы урунт темаларга умтула бербей, элдик педагогикалык билимдерди окуп-үйрөнүү, изилдөө жана жайылтуу жаатында үзүрлүү жана астейдил изденип келаткан адис-илимпоз. Бул эмгегин ал жаш миундарга таалимтарбия берүү милдетин аркалаган — болочок мугалимдерге арнаган. Сөз жок, педагогикалык жогорку жана орто окуу жайларын бүтүрүп чыга турган ар бир жаш адис этнопедагогикалык билимдер жана ийкемдүү усулъикмалар менен жетик куралданышы зарыл. Бул жагынан ал пайдалуу окуу куралы боло тургандыгында күмөн жок.

Китеченин дагы бир артыкчылыгы — аны жетимдүү окуу куралы гана эмес, концептуалдуу изилдөө катары да кароого болот. Себеби, кыргыз этнопедагогикасына таандык кыйла түшүнүктөр, терминдер, кубулүштар мында алгачки ирет илим айдыңынан чечмеленет. Ошондуктан, ал бир гана студенттерге эмес, этнопедагог-изилдөөчүлөргө, мугалимдерге, усулчу-тарбиячыларга, ата-энелерге, дегеле таалим-тарбия шинине кайдыгер карабаган окурман журтунун бардыгына пайдалуу болот деп ойлойбuz. Эмсесе, эмгектин элге жетиштине талмдаш бололуу, замандаш!

Сабыр ИПТАРОВ

БИРИНЧИ БАП

ЭТНОПЕДАГОГИКА ИЛИМИ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Түйүндүү түшүнүктөр: элдик педагогика, этнопедагогика; этнопедагогика илиминин предмети, илимий жана практикалык функциялары; этнопедагогика илиминин тармактары, анын башка илимдер менен өз ара байланышы; классикалык илимий педагогика жана элдин таалым-тарбиялык тажрыйбалары; этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн тарыхы жана азыркы абалы.

§ 1. Элдик педагогика жана этнопедагогика терминдерине жалпы мұнәздөмө

Этнопедагогика әмне жөнүндөгү илім? Ал әмнени, изилдеп үйрөнөт? Анын илимий жана практикалык мааниси әмнеде?

Бул илім тармагын дит коюп үйрөнүүгө киришкен ар бир адам ушундай мыйзам ченемдүү суроолорго туш болоору анык. Анткени, ал термин кечээ жакындықтаңғанда чейин эле айрым объективдүү шарттардан улам атайдын изилдөөчү адистер менен оқумал мугалимдердин тар чөйресүндө гана белгилүү болуп келген.

«Этнопедагогика» термини илимий лексиконго 60—70 жылдарда Г. Н. Волковдун әмгектери арқылуу кирди. Атап айтканда, анын «Чуваш элиниң этнопедагогикасы» (1966), «Этнопедагогика» (1974) аттуу әмгектеринде билүү илімдин өзүнө таандык табияты, предмети, изилдеп чечүүчү проблемалары алғачкы жолу аныкталып, өз алдынча илім катары калыптанышы, өнүгүшүү үчүн обөлгөлөр түзүлдү. Буга чейинки илимий адабияттарда элдин таалым-тарбиялык тажрыйбаларын изилдөөчү илім катары «элдик педагогика» термини колдонулуп келген. Белгилей кетүүчү нерсе, бул терминдин маңыздылыгын боюнча окумуштуулар арасында азыркыга чейин да бирдиктүү көз караш жок.

Педагогикалык адабияттарда көбүнеше кездешкен аныктамалар төмөнкүлөр: «Элдик педагогика — элдин оозеки чыгармачылыкта, үрп-адат, қаада-салттарда, оюн жана оюнчуктарда сакталган педагогикалык идеяларының жана тарбиялыш тажрыйбаларының тутуму», «тарбия жаатындагы элдик эмпирикалык билимдер», «оозеки педагогикалык чыгармачылык» (Волков Г. Н.), «Окутуу, тарбиялоонун максатын, милдеттерин, қараждаттарын, көндүм, ыкмаларын өз ичине жамтыган элдик эмпирикалык билимдердин тутуму» (Ханбиков Я. И.), «Эл массаларының тарбия жаатындагы көз караштарының, үрп-адат, қаада-салттарының жыйындысы. Анын обьектиси — бардык жыныстагы, бардык жаш курактагы адамдардын инсаны» (Гашимов А. Ш.), «Эл массаларының тарыхый жана социалдык тажрыйбаларынан улам жарапып, практикада текшерилип, тастыкталып, муундан муунга оозеки өтүп келген эмпирикалык билим, көндүм, ыкмалардын тутуму» (Иэмайлов А. Э.).

Келтирилген мисалдар таасын көрсөтүп турғандай, окумуштуулардын ойлорунда олуттуу айрымачылыктар деле жок, тескерисинче, алардын пикирлериндеги көз бир өзгөчөлүктөр элдик педагогиканың маңызын ар тараптуу түшүнүүгө жардам берет.

Ошондой болсо да элдик педагогикага мунөздөмө берүүдө төмөнкүдөй принципиалдуу жапдайларды эске албай коюуга болбайт.

а). Тарбиялоо жөнүндөгү талаптар, керектөөлөр жана тажрыйбалар улут пайды болгонго чейин эле пайды боло баштайт. Алсак, азыркы адамдар үчүн эрежеге айланган улууларды сыйлоо салтынын учугу уруулук коомдо жатат. Откөн муундардан мурас калган өнерлөрдү, турмушка жеректүү жүрүм-турум эрежелерин үйрөнүш үчүн уруу коомунун жаштары уруу башчыларын, улуулардың күнт коюп угушуп, алардын ақылнасааттарын, буйруктарын өзүлөрүнө үлгү катарында кабыл алышкан жана аткарышкан. Байыркы мезгилдерден тартып ушул күнгө чейин бул салт эл турмушунда бекем сакталып келе жатат. Же, тарыхтын буурул таңында көз жарган мифтерди мисалга тарталы. Мында деле адамдардын жашоо-тиричилиги, адеп-ариетине байланышкан орошон ойлор, осуяttар мол.

Андыктан, улуттун улут болуп жалпытанышында ошол рухий башаттар да чоң роль ойногонун эске ала журуү шарт.

б). Элдик педагогикалык идеялар, адат-салттар, жөрөлгөлөр элдик керектөөлөрдөн улам пайда болот, өсөт жана өнүгөт. Бириңчиден, элдин керектөөсүнө шайкеш келген рухий-педагогикалык нарк-дөөлөттөр гана элдин салттуу ишенимине, идеалына айланат. Экинчиден, элдин рухий-практикалык, турмуштук талаптарынын улам өсүшү жана педагогикалык табылгаларды, тажрыйбаларды жаратат, өнүктүрүп өстүрөт.

в). Ар бир элдин педагогикалык маданияты өздөрү жашаган географиялык чөйрөгө жана тарыхый шарттарга байланыштуу өзгөчөлүккө ээ болот. Ал эми, географиялык чөйдө да, тарыхый шарттар да бардык жerde бирдей эмес.

г). Элдик педагогика — билүү баарыдан мурда, тигил же билүү улуттун социалдык турмушунун практикасы, таалим-тарбия жаатындагы предметтүү, жөрөлгөлүү иш-аракеттеринин бөтөнчө системасы. Демек, элдик педагогика тарбиялоо, билим берүү жаатындагы акыл-ойлордун, ишеним-идеалдардын гана уюткusu эмес, ал баарыдан мурда, ошол идеалдарды калыптандырууга багытталган элдин практикалык педагогикалык иш-аракеттерин өз ичине камтыган өзгөчө феномен.

Жогорудагы көрүнүктүү окумуштуу-этнопедагогдордун пикирлерине жана кошумча далилдерге таянуу менен элдик педагогикага төмөнкүдөй жалпылама аныктама берүү ылайык.

Элдик педагогика — билүү улут улут болуп жалыптанганга чейин эле узак мөөнөт жашаш, белгилүү географиялык жана тарыхый шарттардын, элдин керектөөлөрүнүн негизинде өнүгүп-өркүндөп, адамды муундан-муунга мурасталган идеялардын, ишенимдердин, ыймандык нарк дөөлөттөрдүн духунда тарбиялоого багытталган эмпирикалык билимдердин жана практикалык иш-аракеттердин бөтөнчө системасы.

Эгерде элдин рухий жактан өнүгүшү үчүн кайдыгер кароого мүмкүн болбогон, атүгүл анын тагдыры үчүн, олуттуу маанигэ ээ болгон бөтөнчө кубулуштар бар десек, анда алардын сыр түйүнүн чечмелөөчү илимдин жаралышы да мыйзам ченемдүү зарылдык. Этнопедагогика илиминин жаралышы дал ушул мыйзам ченемдүүлүктөр менен түшүндүрүлөт.

Азыркы илимде аталган терминге карата Г. Н. Волков тарабынан берилген аныктама туруктуу деп кабыл алынган.

«Этнopedагогика — бул өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоо боюнча калайык-калктын тажрыйбасы, анын педагогикалык көз караштары, турмуш-тиричиликтин, үй-бүлөнүн, уруктун, уруунун жана элдин педагогикасы жөнүндөгү илим» (Волков Г. Н. «Этнopedагогика», 1974, 66-б.).

Этнopedагогика — «этнос» жана «педагогика» деген илимий терминдердин курамынан турат. «Этнос» — уруу, урук, эл, улут деген түшүнүктөрдү жалпы туюнтуучу илимий термин. Демек, этнopedагогика термини элдердин, урук, уруулардын, улуттардын педагогикалык билимдери менен тажрыйбаларын жалпылоочу илим катары туура негизделген.

Г. Н. Волков «элдик педагогика» жана «этнopedагогика» түшүнүктөрүнүн ортосундагы чекти ачык жана так ажыраткан. Элдик педагогика элдин таалим-тарбиялык идеяларын, тажрыйбаларын мүнөздөөгө карата айтылса, ал эми этнopedагогика теориялык ой жүгүртүүлөрдүн, илимдин сферасы.

Элеестүү айтсак, эгер «элдик педагогика» жана «этнopedагогика» деп эки хрестоматиялык жыйнак түзүлөтурган болсо, анын биринчисинде элдик педагогикалык мазмундагы оозеки чыгармалар, үрп-адат, каада-салттардын кыскача баяндамалары орун алмак, ал эми экинчиси ошол тарбиялык салттарды, орошон ойлорду илимий талдоого алган эмгектерден турмак.

§ 2. Этнopedагогика илиминин милдети жана проблемалары

Этнopedагогика илиминин өз алдына койгон жалпы жана конкреттүү милдеттери бар. Бул милдеттер, биринчиден, калк казынасында катылып, кадимки турмушта өнүгүп келген элдик педагогикалык идеялар менен тажрыйбаларга талдоо жүргүзүүгө байланыштуу болсо, экинчиден, элдик педагогиканын орошон салттарын азыркы окуу-тарбия мекемелеринде натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгууга байланыштуу. Демек, этнopedагогиканын илимий-теориялык мааниси менен катар практикалык мааниси да өтө зор. Ал мугалимдерди, ата-энелерди көп кылымдык сыноодон өткөн педагогикалык ақыл-ойлор, тарбиялоонун ийкемдүү, таасирдүү усулдары, жол-жоболору менен куралданыштар, жаш муундарга өзүнүн рухий көрөңгөсүн, нарк-насилин нукура элдик нарк-дөөлөттөр

менен байтуу, өркүндөтүү үчүн шам чырак катары кызмат кылат.

Ошону менен бирге эле этнопедагикалык изилдөөлөр орчундуу саясий-идеологиялык мааниге да ээ. Ал Батыштын этнографиялык, философиялык адабияттарында өкүм-сүргөн «маданий жактан артта калган эл» деген калпыс пикирлерди төгүнгө чыгарат. Дүйнедө өзүнүн түптүү маданияты жок эл болбойт, болгон да эмес. Жер жүзүндөгү ар бир эле улут көз жарган мезгилиин баштап тарыхый тажрыйбалардын негизинде урпактарынын улам алгалап өсүшү үчүн не бир кайталаңгыс, салттуу маданият түзүүгө умтулуп келген. Айтмакчы, рухий маданият чөйрөсүндө өзүн башка бирөөнөн кем баалаган эл болбойт.

Алсак, элдик фольклор өзүнүн интеллектуалдык, этикалык, эстетикалык баалуулугу менен ошол элдин рухий керектөөлөрүн канаттандырат жана инсандын өз улутуна карата сыймыктуу сезимин калыптандырат. Айталы, 1 миллиарддан ашык кытай эли да, 700 ге жетпеген юкагир эли да өзүнүн кайталангыс рухий маданиятына ээ. Өзүнүн түпкүлүктүү төл маданиятынан кол жууган элдин келечеги жок, андай эл тарыхый аренадан солактап, өз алдынча этнос катары жашоосун токтотот. Түштүк Сибирдеги Саян тоолорунун әтегинде жашаган койбал, камасин сыйктуу этностор ушундай трагедиялуу тагдырга туш болушкан. Булардын катарына Германиядагы Эльба жана Одер бассейндеринде жашашкан, немец этносуна сицил кеткен батыш славян урууларын да кошууга болот. Этнопедагикалык изилдөөлөр мына ушундай тарыхый сабактарга назар салуу менен этностун рухий маданиятынын өткөн чагы, азыркысы жана келечегинин ортосундагы байланыштардын маңызын ачык-айкын түшүндүрөт. Бул маселенин маани-маңызын айкын түшүнүү бүтүндөй элдин да, жеке адамдын да аң-сезимдүү өмүр сүрүшү, жана өсүп-өнүгүшү үчүн өтө маанилүү.

Төмөндө сунушталган проблемалар этнопедагогика илиминин предметин, илимий-практикалык географиясын, изилдөө чектерин, илимий-практикалык маанисин ар таралтуу түшүнүүгө жардам берет. Аларды жалпысынан төмөнкүдөй мүнездөөгө болот:

— элдин негизги педагогикалык түшүнүктөрү (багуу, кароо, асыроо, тарбиялоо, бутуна тургузуу, эрезеге жеткирүү, адам катарына кошуу);

- элдик педагогиканын көнч-казыналары, булактары (уламыш, болумуштар, дастандар, жомоктор, макаллакап, табышмактар, элдик ырлар, колдонмо-жасалга өнөрү, таштагы жазуулар, акындар чыгармачылыгы, санжыралар);
- элдик тарбиянын мазмуну жана максат-милдеттери (лейил-мүнөздү, адеп-ахлакты, акыл жана дене бой маданиятын калыптаандыруу, ден-соолукту сактоо, чындоо, көркөм-эстетикалык табитти естүрүү ж. б.);
- тарбиялоонун факторлору (жандуу жаратылыш, эне тил, эмгек, каада-салт, үрл-адаттар, элдик өнөр, дин, турмуш-тиричилик ж. б.);
- тарбиялоонун усулдары (өрнөк, түшүндүрүү, ынандыруу, ишеним, бата, өтүнүч, көнеш, ишаарат, алкыш, какшык, зекүү, эскертуү, көндүрүү, тыюу, коркутуу, дем берүү ж. б.);
- тарбиялоонун каражаттары (элостор, жомоктор, макалдар, табышмактар, жаңылмач, апартма, бат айтма, элдик ырлар, көркөм өнөр, оюндар, табият, элдик майрамдар ж. б.);
- адамзаттын жамааттык жашоо образынын педагогикалык концепциясы (үй-бүлө, урук, уруу, коом, эл, адамзат);
- дүйнө элдеринин педагогикалык маданияттарындағы жалпылыктар жана бөтөнчөлүктөр (жалпы адамзаттык педагогикалык маданият, славян элдеринин педагогикалык маданияты, түрк элдеринин педагогикалык маданияты ж. б.);
- элдик тарбиячылар (ата-эне, улуулар, карыялар, усталар, уздар, саяпкерлер, мүнүшкөрлөр, эсепчилер, манасчылар, жомокчулар, акындар, санжырачылар, уламалар);
- элдик педагогикадагы инсандык идеалдар (чыныгы адам, эр жигит, аксакал, карыя, ак көрпө жайыл ургаачы, жабылуу кара ингөн, ак жоолук делбир ж. б.);
- азыркы таалим-тарбия процессин этнопедагогикалык нұкта өркүндөтүү (мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоонун этнопедагикалык концепциясы, орто мектептин окуу-тарбия ишин этнопедагикалык бағытта уюштуруу проблемалары);
- мугалим-тарбиячылардың этнопедагикалык маданиятын өркүндөтүүнүн проблемалары (улуттук мугалимдин кесиптик чеберчилиги, жогорку окуу жайларындағы психология жана педагогика курстарынын мазмунун этномаданий нұкта модернизациялоо, мугалимдерди

даярдоодогу этнопедагогикалык билимдердин орду жаңа аткарған кызмети). Аталған темаларды конкреттүү элестетип, теренирәк ой жүгүртсөк, алардын әр биринде каза берсе катмарланып чыга бере турган көп түйүндүү маселелер бугуп жатат. Ошолордун баарын ийнен-жибина чейин териширип, улуттун педагогикалык маданиятынын толук казынасын түзүп, жалпылап чыгыш эбегейсиз әмгекти, күч-аракетти, талап кылат.

§ 3. Элдик педагогиканын мұнәздүү өзгөчөлүктөрү

Ар кандай илимдин предметин ар тараптуу түшүнүү жана аныктоо ал изилдөөгө алган қубулуштардын маңызын, мұнәздүү өзгөчөлүктөрүн айра таанып билип, чечмелөө менен тыгыз байланыштуу. Арийне, этнопедагогика илиминин объектиси, элдик педагогика да өзүнө таандык бир топ өзгөчөлүктөргө ээ.

Бул жарыкчылыкта жан багуу, тукум улоо — жан бүткөндүн баарына таандык табигый талап, керектөө. Ал эми улам жаңы муундар алмашкан сайын өзүнүн рухий маңызын өркүндөтүүнү көксөө, анын айла-амалын издөө жан-жаныбарлардын ичинен жалгыз адам баласына гана таандык касиет. Адам маңызынын, наркнасилиниң өнүгүү прогресси дал ушул ички талаптар менен шартталган. Демек, элдик тарбиянын тамыры элдин тарыхы менен өтмө катар байланышта.

Алсак, тарбиялоонун маңызы, мазмунуна, аны уюштурууга байланышкан түшүнүктөрдүн башаты эң байыркы доорлого барып такалат. Мисал катары байыркы бабаларыбыз сактардын өрнөктүү турмуш сабактарын алып көрөлү. Алар балдарды атка минишке, жаа тарташканда кичине кезинен эле үйрөтүшкөн. Жоокерлер жаа тартканда адис болушкан, ар кандай абалда ата билишкен, кала берсе атчан чаап баратып, артын карап жаа тартканда жаза кетиришкен эмес. Ошондуктан, сактардын аскерлери спартандыктардай эле башка калкташтын да чон кадыр-баркына арзышып, жецилбес жоокерлер деп эсептелишкен. Же болбосо, Эне-Сайдагы байыркы кыргыздардын ташка чегилген жазууларын алып көрөлү. Мында кандайдыр бир эпостун мазмунуна шайкеш ар кандай окуялардын элеси, шамдагайлык, анчылыкка көнүгүүнүн эрежелери сыйктуу көрүнүштөр тартылган сүрөттөр аркылуу чагылдырылган. Нукура тарбиялык идеялар менен таанымдык маалыматтар байыркы уламыштарда да, болумуштарда да көнди учу-

райт. Аларга атактуу Ґегель «адам баласынын педагогикалык маданиятынын байыркы башаттары» — деп айыйкат баа берген.

Элдин педагогикалык табылгалары, тажрыйбалары өзгөчө көлөмү жагынан зор, көркөмдүгү көкөлөгөн ондогон дастандар менен чакан, бирок мазмуну терең ма-кал-лакап, табышмактарда, санат-насыяттарда ырааттуу, ар таралтуу чагылдырылып, өркүндөп-есүп калып-танган.

Ал эми байыркы бабалардын турмуш практикасынан жааралган каада-салттар, үрп-адаттар эчен муундардын акыл элегинен өтүп, улам жана турмуштук жагдайларга ылайык байып, өнүгүп олтуруп, өрнектүү жашоонун мыйзамына, таасын эрежесине айланган.

Ошентип, тарбиялоого байланышкан түшүнүктөр — педагогикалык билимдин алгачки түйүлдүктөрү — илим дегендин өзүнчө өмүр сүрүшүнөн кабар жок мезгилде эле пайда болгон. Ушуга байланыштуу Г. Н. Волков: «Эгердө тарбиянын пайда болуу жана өнүгүү тарыхын миң беттен турган китең катары элестете турган болсок, мектеп жөнүндөгү алгачки түшүнүк анын 995 же 996 беттеринен гана көзикмек» — деп жазат. (Г. Н. Волков. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. 68-б.). Демек, улуттун теги сыйктуу, анын тарбия маданияты да *тарыхий категория*.

Коллективдүүлүк — элдин тарбия тажрыйбаларынын генезисин өсүп-өнүгүшүн мүнөздөөчү башкы өзгөчөлүк. Ал миллиондогон адамдардын акыл чабыттарынан, турмуштук сабактарынан жааралып, эчен муундардын элегинен өтүп, иргелип тандалып, байып отуруп соңку урпактардын унгулуу дөөлөттөрүнө, тарбия маданиятына айланган. Демек, элдик педагогиканын жаратманы да, мураскери да — эл. Коллективдүүлүк эл өкүлдөрүнүн педагогикалык процесске массалык катышуусун да мүнөздөйт. Ырасында эле, элде баланы тарбиялоо ишине ата-эне менен бирдикте, баланын улуу ага-әжелери, жакын тууган-туушкандары, кошуна-колондор, айыл аксакалдары, бүткүл жамаат катышат. Элдик педагогиканын илимий педагогикадан артыкча башкы касиети — демократиялуулук. Чындыгында, эл, элдүүлүк, демократия — мазмуну бирдей өтмө катыш, түгөй түшүнүктөр.

Баарыбызга белгилүү, илимий педагогикалык акылой түздөн-түз педагогордо гана адрестелет, башкача айтканда, педагогордо арналган педагогика. Ал эми

элдик педагогика бөбөктөрдөн баштап, өбөктөгөн карыларга чейин баарына тиешелүү, баарына түшүнүктүү билим, өрнөктуү тажрыба. Анын мазмуну жалпы журттун максат-мүдөөлөрүнө төп жана ортоқтош. Ошондуктан, элдик педагогика эчен кылым бою бүтүн улуттун оюна айбат, боюна кайрат берип, анын рухун асылдандырып, белгилүү өлчөмдө улуттук идеологиянын милдетин да өтөп келген.

Асыресе, ар кандай элдик мурастын бедел-кадыры, ички рухий жаратман потенциалы элдин мүдөөсүнө төп келген демократиялык коомдо гана бааланарын турмуш көрсөттү. Алсак, улутубуздун рухунун учугу, таалимтарбия ишинде айланган, «алтын казыгы» анын элдик педагогикасы экендигин, анын сыр түйүнүн андал, жакшы билбей туруп, улуттун рухий өнүгүшү мүмкүн эмestигин азыркы демократиялык шарттарда гана ачык андал-түшүнө баштадык. Ушундан улам азыр жалпы коомдук ан-сезимде «элдик чыгармачылык», «элдик акылмандык», «элдик педагогика» сыйктуу элдин энчинине таандык рухий байлыктар ары баалуу, ары ыйык түшүнүктөр катары кабылданууда.

Ал эми кечэеки тоталитардык коомдун кыяматтуу саясатынын шарттарында бардык калктар сыйктуу эле кыргыз элиниң кылымдап, кыпynдайдан куралып, калыптанган, нускалуу каада-салттары менен өрнөктуү үрп-адаттары чет бучкакта, үй тиричилигинде гана колдонулуп, эллеттик конулга сүрүлдү. Ата-тегин билбегендик, ата мурас маданиятын жеригендик интернациональчылктын, маданияты өскөндүктүн белгиси катары бааланды. Ошентип, сыртыбызды салып улуттук нарк-дөөлөттөрүбүздөн улам ажырап барган сайын улуу муундар менен соңку муундар ортосунда көрүнбөс көшөгө пайда болгон.

Муундан муунга тынымысyz өтүүчүлүк; элдик мурастарга, анын ичинде элдик педагогикалык мурастарга да мүнөздүү башкы касиет. Тагыраак айтканда, мурдагы муундар калтырып кеткен ақыл-ойлорду, турмуштук тажрыйбаларды соңку муундардын байманасына айландыруу элдик педагогикалык акыл-эстин, практикалык иш-аракеттердин негизги мазмунун түзөт. Ушул ыңгайдан алып караганда элдик педагогика муундар ортосундагы байланышты бекемдөөнүн, улуттук рухий баалуулуктарды сактоонун бөтөнчө формасы болуп эсептелет. Арийне, адамдан адамга, муундан муунга өрнөктүү ақыл-ойлор, салт-жөрөлгөлөр менен бирдикте учур-

га шайкеш келбegen, архаикага айланган терс көрүнүштөр да өтүп турат. Түрмүш диалектикасы ушундай.

Ушундан улам, өткөндүн педагогикалык мурастарын үйрөнүү изилдөөчүдөн кумдан алтынды издегендей кыл-даттыкты талап кылат. Сокур патриотизмге азгырылып, өткөндү көкөлөтүп, аның дурус-бурушун ылгабай, баа-рына эле жата калып сыйынууга, улутка болуп көрбө-гөндөй улуу касиеттерди жамоо да, элдин эзелтен ту-тууп келген каада-салт, үрп-адаттарынын баарысын эски деп этибарга албай коюуга да болбойт. Демек, өткөн-дүн мурастарын, сынчыл педагогикалык, маданий-ин-теллектуалдык таразага салып, өлчөп, талдап, сабак алгыдай корутунду жасай алган зирек, аналитикалык деңгээл зарыл.

Элдик педагогикалык салттардын турмушта жандуу жашоосун камсыз кылган шарттардын бири — коомдук пикир. Баарыга маалым, тигил же билүү болбойт. Анын аткарылышы же аткарылбашы, көбүнчө коомдук пикирлердин таасири менен көзөмөлгө алынат. Элдин салтын, этикалык эрежелерин бузган адам ошол элдин өкүлдөрү тарафынан сынга алынат, өзү жашаган чөйрөдө адамгерчилик нарктан чыгып калат. Муну «салтты билбес, санда жок»,— деген кыргыз макалы таасын туюнтуп турат. Ушундан улам ата бабаларыбыз өзүнүн жүрүм-турумун коомдо кабыл алынган эрежежоболорго ылайык баалап, жөнгө салууга аракет кылган. Кыргыздардын аң-сезиминдеги ушундай бөтөнчөлүктөрдү көрүнүктүү психолог Лурия да туура байкап: «Көп учурда алар өздөрүнүн көрт башынын касиеттегин коюлган талаптар менен нормаларга салып баалашат. Өздөрүнүн жүрүм-турумун, мүнөздөрүн сыйкаттоодо өздөрү жөнүндөгү башкалардын пикирлерине таянышат» — деп корутунду чыгарган.

Элдик педагогика — баарыдан мурда тарбиялоо, окутуу жөнүндөгү эмпирикалык билимдердин, усул-ык-малардын системасы. Анда илимий педагогикадагыдай тигил же бул педагогикалык кубулуштун купуя сырыйн чечмелеген терминдер да, принциптер да, баш-аяты калыпка салынган жалпылама теориялар да жок. Элдик педагогикалык билимдер, оозеки чыгармаларда, каада-салттарда, урп-адаттарда, материалдык-маданий эстеликтерде идея, тажрыйба, факт, маалымат формасында орун алган. Ал булактардын далдаасына катылган даанышман ойлорду, таасын тажрыйбаларды иргеп, алар-

ды таалим-тарбиялыш манзызына жараша сипаттап, тарыхый маалыматтар менен бекемдеп, тарбиялоонун мыйзам, жоболоруна ылайык реконструкциялап өтмүштүн педагогикалык системасын түзүү толук мүмкүн.

Элдик педагогикага мүнөздүү бөтөнчөлүктөрдүн бири — *синкремизм*. Бул термин кыргыз тилинде «биригишкен», «айкалышкан» деген түшүнүктүү билдириет. Элдин таалим-тарбиялыш жөрөлгөлөрү эл турмушунун бардык тарабын: коомдун саясий-экономикалык түзүлүшүн, элдин диний ишенимдерин, салт-санаа, үрп-адаттарын, тиричилик-чарбалык иш-аракеттерин, коомдук жүрүм-турум нормаларын ж.б. өз ара айкалышта чагылдырып көрсөттөт. Мындай адам баласынын жашоосунун негизги мазмунун түзгөн социалдык кубулуштардын, ар бир этноски таандык айырмачылыгы, бир эле мезгилде ошол этностун педагогикалык маданиятынын мазмунун түзөт. Демек, элдик педагогика, сездүн кеңири манисинде, эл турмушунун туундусу, элдин жашоо мүнөзү эле эмес, миң-миндерген жылдар бою ошол жашоо мүнөз калыптаган дүнүйө.

§ 4. Этнопедагогика илиминин тармактары, анын башка илимдер менен байланышы

Ар кандай эле илимде ага таандык илимий маалыматтарды изилдөө объектиси, методдору, таанымдык маанисine карай жиктөө (дифференциялоо) салтуу керүнүшкө айланган. Мындай зарылдык кай бир илимде анын түптөлүү башатында эле пайда болсо, кай бир илимде түрдүү багыттагы илимий маалыматтардын эбесгөсиз көп топтолушунан жана таанып-билиүү сферасынын кеңеишинен улам келип чыгат.

Алсак, тил илиминин фонетика, лексика, морфология, синтаксис сыйктуу салааларга бөлүнүшү бул илимдин таануу тармактарынын объективдүү бөтөнчөлүктөрүнөн улам келип чыккан. Ал эми философия илиминен эстетика, этика сыйктуу өз алдынча илимдердин бөлүнүп чыгышы, анын изилдөө сфераларынын улам кеңеиип олтурғандыгы, бул багыттагы илимий маалыматтардын арбын топтолушу менен түшүндүрүлөт.

Этнопедагогика башка илимдерге салыштырмалуу жаш, калыптануу жолундагы илим. Ушундан улам этнопедагикалык билимдер так жиктелип, түрдүү тармактарга бөлүнө элек, уструт караганда мындай ишти

жүзөгө ашырууга өбөлгө болчу жагдайлар деле даана байкалбайт.

Арийне, илимий маалыматтарды дифференциялоо баарыдан мурда ал илимдин стратегиялык иликтөө багыттарын аныктоо учун зарыл. Ушул жүйөлүү аргументтерге жана этнопедагогикалык билимдердин таанымдык бөтөнчөлүктөрүнө, колдо болгон этнопедагогикалык илимий маалыматтарга таянуу менен анын келеңкетүү илимий багыттарын шарттуу түрдө төмөнкүдөй тармактарга бөлүп кароого болот.

Тарыхый этнопедагогика — тигил же бул элдин педагогикалык маданиятынын тарыхын, кенч-казыналарын, булактарын, өсүп-өнүгүү жолдорун изилдөөнү көзөмөл тутат. Азыркы этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү ушул өңүттө жазылган.

Салыштырма этнопедагогика — ар қандай элдердин педагогикалык маданият чөйрөсүндөгү карым-катнашын, алардын педагогикалык маданияттарынын ортосундагы жалпылыктарды жана бөтөнчөлүктөрдү иликтейт. Этнопедагиканын бул тармагынын артыкчылыгы мында; биринчиден, ал тигил же бул улуттун педагогикалык маданиятын ашкере даңазалабай, адилет баалайт; экинчиден, ар қандай элдердин педагогикалык маданияттарынын ортосундагы жалпылыктарды жана бөтөнчөлүктөрдү ачык, так аныктайт. Салыштырма этнопедагиканын түптөлүшүнө негиз болгон изилдөөлөрдүн катарына Г. Н. Волковдун «Этнопедагогика» (1974), В. Ф. Афанасьевдин «Ыраакы Чыгыш жана Сибирь элдеринин этнопедагогикасы» (1979), А. Э. Измайлоловдун «Элдик педагогика: Орто Азия жана Қазакстан элдеринин педагогикалык көз караштары» (1990) сыйктуу эмгектерин кошууга болот.

Этнодидактика — бул элдин окутуу, билим берүү жөнүндөгү көз караштарын, элдик эмпирикалык билимдердин мазмунун жана аны муундарга мурастоонун принциптерин, усулдарын формаларын изилдөөчү этнопедагикалык билимдердин өзгөчө компоненти.

Практикалык этнопедагогика — бул элдик педагогиканын өрнөктүү идеяларын жана салттарын үй-бүлөдө, окуу-тарбия мекемелеринде жемиштүү пайдалануунун, кайра жаратуунун теориялык жана методикалык негиздерин иштеп чыгат. Азыркы мезгил жаш муундарды тарбиялоо процессин жалпы адамзаттык жана нагыз улуттук дөөлөттөрдүн негизинде өркүндөтүү талабын коюп олтурат.

Бул иш окумуштуулар менен практик-мугалимдердин биргелешкен интенсивдүү иш-аракети аркылуу гана ишке ашат. Кийинки мэзгилде М. Р. Рахимова, Т. В. Панкова тарабынан даярдалган «Кыргыз эл педагогикасы» боюнча окуу-методикалык колдонмону (1994), А. Алимбековдун «Кыргыз этнопедагогикасы» (1993) боюнча жогорку окуу жайларынын студенттерине арналган окуу программасын бул бағыттагы алгачкы саамалыктар катары кароого болот.

Бардык илимдер сыйктуу эле, этнопедагогика да башка илимдер менен тыгыз байланышта өнүгтөт. Ар кандай элдин салттуу тарбия маданиятынын тарыхы аны жараткан жана колдонгон элдин тарыхы менен түздөн-түз байланышта, ошондуктан аларды бири-биринен белүп кароого болбойт. Элдин тарыхын билбей турup, анын тарбия маданиятынын тарыхын изилдөөгө мүмкүн болбогондой эле, элдин тарбиялоо маданиятынын тарыхын билбей турup, анын тарыхын изилдөө мүмкүн эмес. Этнопедагогика жана тарых илимдеринин өз ара байланышы ушундай мыйзам ченемдүү жагдайлар менен мүнөздөлөт.

Тарыхый билимдердин өзгөчө салаасы — бул элдик этногония. Элдик этногония илимин окумуштуулар элдердин, улут, урук, уруулардын теги, башка этникалык группалар менен алака-катнаштары, калыптанышы жөнүндөгү элдин эсинде оозеки санжыра формасында сакталып, муундан-муунчга өтүп келген тарыхый билимдердин тутуму катары мүнөздөштөт.

Адатта, тигил же бул урук, уруунун оозеки тарыхы муундардын хронологиялык өсүп-өнүгүшүнүн кургак баяны эмес. Анда, баарыдан мурда улуу муундардын турмуш тиричилиги, маданияты, эмгек ишмердиктери, салттары соңку муундар үчүн үлгү, сабак катары санатталып айтылат.

Ушул ыңгайдан караганда элдик этногония илими этнопедагикалык изилдөөлөр үчүн ар тараптуу маалыматтарды гана бербестен, конкреттүү урук, уруулартын педагогикалык маданияттарындағы бөтөнчөлүктөртүү айра таанып-билиүгө да жардам берет.

Элдин тарыхы менен тарбиялоонун тарыхын байлаштырып изилдөөдө тарых илиминин маанилүү белүгү олон археологиянын маалыматтары да чоң роль ойлайт. Байыркы замандарда курулуп, кийин чалдыбар-рга айланган шаарларды жана байыркы көрүстөндерди казуунун натыйжасында табылган археологиялык

материалдар (кийим-кечек, идиш-аяк, курал-жарак, архитектуралық стиль, ар қыл жасалға буюмдар, жазуулар) зәзелки доорлордо жашаган әлдердин аалам түшүнүктөрү, үрп-адаттары, каада-салттары, турмуш-тиричилиги, маданияты боюнча тарыхый этнопедагогикалық мазмундагы бай маалыматтарды берет.

Этнопедагогика этнография менен тектеш, өтмө катар байланыштагы илим. Ушундан улам этнопедагогика этнография илиминин бир салаасы деген акыйкеннан алыс, калпыс пикирлер да айтыла калып жүрет. (Г. Комарова. «О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и педагогической науке». В кн.: Изучение преемственности этнокультурных явлений. М., 1980. 202—215-б.).

Адатта, ар кандай илимдин бөтөнчөлүгүн, өз алдынчалыгын ошол илимге таандык көз караштардын, изилденүүчү обьектилердин жана аларды иликтеөгө шайкеш келген усулдардын бирдиктүүлүгү түзөт.

Академик Г. Н. Волков таасын белгилегендей, «Этнопедагогиканын обьектиси нагыз педагогикалық кубулуштар. Ал эми аларды таанып-билиүүдө кайсы бир өлчөмдө этнография илиминин усулдары да колдонулат. Бирок, ал усулдар педагогикалық проблеманы чечмелөөгө багытталгандыктан, педагогикалық түшүнүктөр менен толукталып, бөтөнчө мазмунга ээ болот». (Г. Н. Волков. «Этнопедагогика» 1974, 9-б.).

Ырасында эле, этнопедагогика илиминин мазмунун нукура педагогикалық түшүнүктөр түзөт, ал эми этнографиялык терминдер кошумча гана роль ойнойт. Тагыраак айтканда этнопедагогика илимінде үрп-адат, каада-салт, уруулук байланыш сыяктуу кубулуштар педагогикалық маңызына жана тарбиялық таасирине карай талданып, чечмеленет.

Этнопедагогикадагы негизги проблема улуттардын тарбиялоо системасы, анын натыйжасында калыптанган улуттук мүнөздүн бөтөнчөлүгү. Мындай маселелерди таануу талдоо үчүн этнография илиминин чamasы чарк. Бул жагдайды көрүнүктүү этнограф М. Косвен туура баамдалап, адилеттүү пикир айткан. Окумуштуунун юу боюнча этнографтар балдар турмушуна, тарбия маселелерине байланышкан кубулуштарды сырткы белгилерине карай үстүрт гана изилдейт, ал эми алардын ички маңызын, мызам ченемдүүлүктөрүн талдоо, чечмелөө ар таралтуу педагогикалық жана психологиялык билимди талап этет. (Проблема воспитания и психология

ребенка в свете этнографического материала». — «Советская этнография», журналы, 1946, № 2).

Ошондои болсо да, этнографиялык изилдөөлөрдөгү ар кандай элдердин салтуу тарбия маданиятына байланышкан баалуу илимий маалыматтарды эске албай коюуга болбайт. Мындай мазмундагы эмгектердин айрымдарын алып көрөлү. М. Мид. Культура и мир детства. — М., 1990; А. Л. Троицкая. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшан. «Советская этнография», журналы, 1935, № 6; М. Косвен, Отчество. // «Советская этнография» журналы, 1935, № 2; см. С. М. Абрамзон. «Рождение и детство киргизского ребенка». МАЭ XII, М., — Л., 1949; Я. С. Смирнова «Аталычество и усыновление у абхазов в XIX и XX вв. // «Советская этнография» журналы, 1937, № 4; Ш. Б. Аннаклычев. Рождение и воспитание детей у туркменов в прошлом. «Известия АН Туркменской ССР», 1958, № 1; Д. Б. Стракач. Традиции трудового воспитания у народов Таймыра в наше время. // «Советская этнография» журналы, 1962, № 3; А. А. Жумаголов. «Некоторые обычаи и обряды дореволюционной кыргызской семьи». Известия АН Киргизской ССР», 1959, т. 1; А. Акматалиев. Баба салты, Эне адеби,— Бишкек, 1994.

Дүйнөдө ар бир эл атанган элдин табият, коом, акыл-эс, адам жана анын ариети тууралуу түшүнүктөрүнүн өзөгүн түзгөн өзүнө таандык салтуу философиясы бар. Муундан муунга мурасталып келген элдик педагогикалык акыл-ойлор, салт-сабактар элдин ошол дүйнө туюму, дүйнө түшүнүгү, дүйнө таанымы менен тамырлаш өзгөрөт. Кыргыз педагогикалык маданиятынын кыртышы, өзөгү анын алда небак иштелип бүткөн Тенир тааным философиясында жатат. Тенирчилик философиясы боюнча адис изилдөөчү Ч. Өмүралиевдин образдуу сезү менен айтканда: «... өз элиндин не тарыхына, маданиятына, адебине, ишенимине, ыймандык лөөлөттөрүнө, бай руханына, айтор, материя-идея деп аталган Уч-түлтүн арасында жаадай керилген жашоо-үнүн кай-кай салаасына кайрылба Тенир таанымы түштү» (Ч. Өмүралиев, Тенирчилик. Б., 1994, 29-б.). Демек, -тионедагогика жана этнофилософия илимдери биргешип чечмелөөчү ортот проблемалар арбын.

Буга кошумчалай кетчүү нерсе, түп заманда түптөлдүйнө түшүнүктөрүнүн өнүгүп-өркүндөп, улам соңку ўндарга түгөлдөнүп жетиши — элдик тарбиялоо сис-масынын жемиши.

Этнопсихология менен этнопедагогика илимдери дагы бири-бири менен табигый тыгыз байланыштагы, бирин-бири толукташ турган тутумдаш илимдер. Жалпылап айтканда, этнопсихология тигил же бул улутка таандык ақыл-эс, кыял-жорук, кулк-мүнөз, жүрүм-турум жаатында муундан-муунга өтүп, өнөкөткө айланган көнүмүш адаттардын ички табиятын изилдөөчү илим катары белгилүү. Ал эми улуттун турпатына таандык жогоркудай стереотиптер менен автостереотиптерге улуттук тарбиялоонун программасынын бийик мерчемдеринен туруп талдоо жүргүзүү, алардын турмушка кедерги болчу жактарын сындалап, өрнөк болчу жерлерин өркүндөтүп, соңку муундардын байманасына айландыруу этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн башкы максаты.

Изилдөө объектilerinin жалпылыгы жагынан этнопедагогикага эң жакын илим—*фольклористика* (фольклор таануу). Жаш муундардын туюнуу, кабылдоо сезимине жалпы элдик сапатты, адентүүлүктүү, боорукердикти байыр алдыруу кудурети, аларды идеалдарга тарбиялап келгендиги боюнча фольклор— нагыз элдик педагогика. Ушундан улам, оозекү чыгармалар аркылуу улуттук педагогиканын башат-тамырларына кайрылуу этнопедагогика илиминде мурдатан элс салтка айланган көрүнүш. Акыркы отуз жыл ичиндеги этнопедагогикалык әмгектердин басымдуу көпчүлүгү да элдик оозекү чыгармалардын материалында жазылган. Ал эми венгриялык этнопедагог-изилдөөчүлөр тарбиялоонун фольклордук концепциясын түзүп чыгуу зарылдыгын өзгөчө белгилешет.

Алардын әмгектеринде «элдик педагогика» жана «фольклордук педагогика» бир бүтүн, түгөй түшүнүктөр катары каралат (С. Стоян, П. Александр. Педагогика и фольклор. Педагогическая мысль народа, отраженная в пословицах и поговорках. — Бухарест, 1978).

Айрым этнопедагогикалык кубулуштардын маңызын чечмелөөдө этнопедагогика *лингвистикалык* изилдөөлөр ге да кенири таянат. Анткени, элдик педагогиканын баштаты эне тилде. Элдин мурунку, азыркы жана келечек муундарын бир улуу, тарыхый бүтүндүккө бириктириүүчүү, эң жандуу, эң бай, эң күчтүү байланыш каражаты — тил. Бул айтылгандардын баары этнопедагогиканын өзүнө таандык объектиси, предмети, иликтөө проблемалары болгону менен, анын эл таануу илимдеринин баары менен тыгыз байланышы бар экендигин тастыктап турат. Этнопедагогиканын башка текстеш

илимдерден артыкча белгиси, ал тигил же бул жалпы маданий жана социалдык кубулушту жекече, б. а. улуттук руханий өнүгүү процессиндеги жаратмандык кудурет-күчүнө карап баалайт жана чечмелейт.

Этнопедагиканың башка илимдер менен байланышы көп кырдуу, ал төмөнкүдөй жолдор арқылуу ишке ашат:

— башка илимдер тарабынан табылган материалдык жана руханий маданияттын эстеликтерин, кенч-казына, булактарын чыгармачылык менен өздөштурөт (тарыхый даректер, археологиялык табылгалар, жаңы табылган фольклордук чыгармалар ж. б.);

— айрым педагогикалык кубулуштарды чечмелөөдө тектеш илимдерге таандык терминдерди, түшүнүктөрдү, иликтөө усулдарын колдонот (этнофилософиялык, этнографиялык, этнолингвистикалык, этнопсихологиялык терминдер, түшүнүктөр, усулдар);

— улуттун менталитети, идеологиясы сыйктуу жалпы маселелерди иликтөө бир же бир нече илимдердин биргелешкен иштиkitтүү аракетин талап кылат (бул этнопедагогика, этнофилософия, этнопсихология илимдери үчүн жалпы проблема). Бирок, этнопедагогика башка илимдердин материалдарын даяр түрүндө колдонбайт. Алар окутуу тарбиялоонун бийик чен-өлчөмдөрү менен терең аңдалып, талданып, нукура педагогикалык мазмунга ээ болот, б. а. этнопедагогикага таандык айырмалуу чектери ачык, так аныкталат.

§ 5. Классикалык илимий педагогика жана элдин таалим-тарбия тажрыйбалары

Элдин таалим-тарбия тажрыйбаларын изилдөө иши «элдик педагогика» жана «этнопедагогика» түшүнүктөрү пайда болгондон алда качан мурда эле башталган. Элдик педагогика боюнча алгачкы изилдөөлөр илимий педагогиканын калыптануу, түптөлүү дооруна туура келет. Башкача айтканда, элдин таалим-тарбия тажрыйбалары, көз караштары илимий педагогиканың өсүп-өнүгүшү үчүн башат, булак катары кызмат кылган. Тарыхта элдин педагогикалык ой казынасынан азык албаган бир да улуу педагог жок. Улуу, классик педагогдордун өмүр таржымалы менен педагогикалык кез караштарына астейдил талдоо жургүзгөн Г. Н. Волков: «Элдик педагогдор дайыма улуу болушкан, ал эми улуу педагогдор дайыма элдик болушкан», — деген тыя-

Накка келген. Бул аныктама баардык доорлордогу, бардык мезгилдердеги улуу педагогдордо мүнөздүү. Анткени, элдин педагогикалык мурастарына карата мамилесинде, алардын баарына мүнөздүү төмөнкүдөй жалпылыктар бар. Биринчиден, алардын баары адам өмүрүнүн башкы дөөлөтү өз элине кызмат кылуу деп эсептешип, өмүрүн өз элинин тагдыры менен тыгыз байланышта карашкан, экинчиден, карапайым калктын жай турмушунан жарагалган адат-салттар менен рухий нарк-дөөлөттөргө урмат менен мамиле жасашкан жана астейдил үйрөнүүгө далалат кылышкан, башкалардан да ошону талап этишкен. Үчүнчүдөн, алар дүйнөнү сүрөткердин көзү менен көрүп, жүрөгү менен кабылдаа, балдар учун элдик оозеки чыгармалардын үлгүсүндө көркөм дөөлөттөрдү жаратууну педагогикалык чыгармачылыктын өзгөчө компоненти катары карашкан. Башкacha айтканда, элдик педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү менен гана чектелбестен, аны ар таралтуу байтууга бараандуу салым кошушкан.

Алсак, чех элинин улуу педагогу, педагогика илиминин негиздөөчүсү Я. А. Коменский өз элинин оозеки чыгармаларын элдин руханий дүйнөсүн, интеллектуалдык маданиятын өстүрүп-өнүктүрүүнүн пайдубалы катары караган. Анын пикири боюнча, нагыз элдик руханий асылдыктарга сугарылбаган инсан өз элинин чыныгы атуулу боло албайт.

Ал, элдин рухий өнүгүшүнүн өзгөчө фактору – эне тил деп эсептеп, адамзат иштеп чыккан бардык билим, акыл-кенчтерди жалпыга эне тилинде билгизүүнүн пансофиялык окуусун иштеп чыккан. Я. А. Коменский үчүн элдин акылман учкул ойлору талаш-тартышты талап кылбаган эң акыркы чындык. Ошондуктан, ал кандайдыр бир илимий педагогикалык жоболорду негиздөөдө, анын таяныч башаты катары макал-лакаптарга кайрылган. Макал-лакаптардан түзүлгөн эң алгачкы этнопедагогикалык хрестоматия да Я. А. Коменскийдин энчисине туура келет. Бул багыттагы анын «Улгайган чехтердин акылмандыгы» аттуу жыйнагы өзгөчө кызыгууну туудурат.

Я. А. Коменский элдик педагогикалык акыл-ойлорду жыйноо, изилдөө менен гана чектелбестен, анын негизинде окутуу-тарбиялоонун оригиналдуу системасын түзүгө да жетишкен. Алсак, анын атактуу «Энелер мектеби» аттуу мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо учун колдонмосу кадимки карапайым энелердин

тарбия тажрыйбаларын жалпылоонун негизинде жараган. Элдин маданий салттарынын духуна сугарылган эне тилиндеги элдик мектептерди түзүү швейцариялык улуу педагог И. Г Песталоцинин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн башкы максаты болгон. Анын ою боюнча мектептеги билим берүү, тарбиялоо иши элдик, үй-бүлөлүк маданиятка негизделбесе, акыры келип адамдардын жан дүйнөсүндөгү жасалмадуулукту, жардылыкты пайда кылат.

И. Г. Песталоци көбүнчө карапайым үй-бүлөлөрдүн таалим-тарбия тажрыйбаларында калыптанган балдардын адеп-ахлак маданиятын, эмгекке жөндөмдүүлүгүн, дene күчүн, акыл-эсин өстүрүүгө багытталган элементардык эреже-жоболорду өзүнүн баарыга белгилүү болгон башталгыч билим берүү теориясын иштеп чыгууда устарттык менен пайдаланган. Ошентип, ал карапайым элди илимге, ал эми илимди элге жакындаштырууга далаат кылган. Ал тургай жөнөкөй эле сабаттуу дыйкан эне өз баласын өзү окутуп алууга ылайыкташтырылган «Энелер үчүн китеп» деп аталган колдонмо да жазган.

Гуманист-педагог баланын бакыбат ёсуп-өнүгүүсү үчүн табигый ата-энелик мамилени, мээримди эч нерсе менен алмаштыргыс гүлазык катары караган. Ал көбүнчө жетим балдар менен иштегендиктен, мектепте дайыма үй-бүлөдөгүдөй мамилени, табигый жылуулукту сактоого аракет кылган. Өзүнүн бул тажрыйбасы жөнүндө эмгектеринин биринде мындаайча эскерет: «Таңдан кечке алардын арасында болдум. Алардын дene бою, жан дүйнөсү үчүн жагымдуу болгондордун бардыгы менин колумдан жааралып жатты. Зарыл болгон колдоо менен көмөктүү, атальк акыл-насаат кептерди да алар менден алып турушту. Колубузга колубуз биринчи, көзүбүзгө көзүбүз кадалып турду. Ыйласак, бирге ыйлап, күлсөк чогуу күлүп, бирге оокаттанып, бирге ичип-жедик. Алардын саламат кезинде башында, сырткоо кезинде кашында турдум». (Чыг. II том. М., 1984, .12-б.). Ошентип, И. Г Песталоци элдик педагог-тарбиячы болуунун чыныгы үлгүсүн көрсөткөн.

Элдин педагогикалык тажрыйбаларынын улуттун чындык катары калыптанышындагы, анын келечек тагдычындагы чечүүчү ордун акыл калчап, ар тарааптуу ачып түрүүдө орус элинин улуу педагогу К.Д. Ушинскийдин дүү өзгөчө.

XIX кылымда Россияда дворяндар үй-бүлөлөрү мектептердин иш практикасында фран-

Цуз жана нәмәң элдеринин тарбия маданияты артыкчá бааланып, аларды ығы жок, түздөн-түз үлгү тутуу тенденциясы күчөп турган. Мына ушундай кырдаалда К. Д. Ушинский элдин келечеги жөнүндө кенен ойлонуп, коомдук аң-сезимдеги космополиттик көз караштар менен ачык күрөшкө чыккан.

Ал өзүнүн курч макалаларында ар бир элдин тарыхы, тагдыры менен тамырлаш, түптүү тарбия маданияты бар экендигин, жаш муундарды тарбиялоо процессин андан ажыратуу орду толгус чоң трагедия экендигин таамай, так түшүндүрөт. Бул жэнүндө өзүнүн «Орус тарбиясындагы нравалык элементтер» аттуу макаласында: «Биз таалим-тарбияны ойлоп чыгууга кур бекер эле умтуулуп жатабыз. Ал орус эли канча кылым жашаган болсо, ошондон бери жашап келе жатат. Ал эл менен бирге жарапып, бирге өсүп, анын тарых таржымалынын дурус жана буруш жактарын түгөл чагылдырып турат. Бул, бирин экинчиси улап, Россиянын жаш муундары өсүп жаткан кыртыш болуп саналат. Ошол таалим-тарбиянын эреже-талаптарынын күчтүү жана чабал жактарына зирек кароо менен, аны кубаттоо жана өркүн-дөтүү керек»,— деп жазган. (Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 482-б. М., 1948).

К. Д. Ушинскийдин пикىри боюнча, нукура тарбия балдардын улуттук сыймыгын өнүктүрүүгө багыттаалууга тийиш. Бирок ал башка элдерди жек көрүүгө, кем-сinttүүгө таянган элементтерден оолак болууга тийин.

Улуу педагог карапайым элдин рухий жаратмандык кудуретине терең ишенген. Ал: «Биздин азыр сүйлөп жаткан, мазмунунун терендигин эмгиче өлчөп бүтэ албай жаткан тилибизди да ошол эл түзгөн... Элден эн соңун таамай айтылган сөздөр, терең мазмундуу лакаптар да чыгат. Ошолордун мазмуну бүгүнкү илимпоз филологду да, философту да, анын терендиги ар бир адамды таң калтырат, тамшандырат»,— деп белгилейт. (Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 311-б. М., 1948).

К. Д. Ушинский элдик оозеки чыгармалардын таалим-тарбиялык маңызын ар тараптуу ачып көрсөтүү менен бирге, аларды мектепте билим берүү процессинде, өзгөчө окуу китеpterин түзүүдө пайдалануунун чыныгы үлгүсүн көрсөткөн. Анын «Балдар дүйнөсү», «Эне тил» аттуу окуу китеpterинде балдарда улуттук рухий маданиятты түптөөгө өбелгө болуучу элдик ырлар, жомоктор, уламыштар, этикалык мазмундагы кыска аңгемелер дыккатьык менен пайдаланылган. Ушундан улам ал

китеңтер Россиянын бир нече муунун тарбиялоого кызматтын кылышып, сөздүн түз маанисинде «әлдик китеңтерге» айланган.

Орус элинин улуу гуманист жазуучусу Л. Н. Толстой окутуу-тарбиялоо жаатындагы орошон ойлордун ээси. Ал бала чагынан кыштактын карапайым калкы, асыресе, үй кызматчылары менен аралашып, алардын адамгерчиликтүү жорук-жосундарын көрүп, айырмалуу-каада-салттарына кызыгып, мукамдуу кеп-сөздөрүнө кулак төшөп, алар менен камыр-жумур чоңойгон. Демек, улуу жазуучунун ачык-айкын демократиялык көз караштары, карапайым элдин руханий дүйнөсүнө болгон кызыгуусу, урмат-зызаат сезимдери ошол бала чагында эле көрөңгөлөнгөй. Бул жөнүндө анын мындай деп жазганы бар: «Үй-булөдөгү шарт-жагдай, ата-энелердин олдоксон мамилелери, талаачылык иштери, айыл жеринин оюн-зобоктору — кандай гана болбосун таалим-тарбиянын башкы негиздери болуп саналат».

Лев Николаевич, айтталы, эч качан окуу көрбөгөн дайкан баласын беш жашынан гувернёрдон таалим алган шаардык балага салыштырып: «Бириңчиси акыл жагынан да, билим жагынан да ар дайым артыкчылык кылат» — деген тыянакка келген. Ал карапайым элдин тарбия маданиятын жогору баалоо менен, аны жалпылап изилдөө иши колго алынбай келе жаткандыгын екүнүч менен белгилеген: «Педагогиканын бул али таржымалданбаган тарыхын үйрөнүү кыйла таасирдүү болор эле — деп жазат ал,— не бир чыгаан абстрактуу философ да ата-энелер, эже-агалар, коңшу-колондор колдонгон тарбиялык ыкмалардан таба турган негиздердин 100 дөн бирин таап бере алаар бекен?». (Тандалган педагогикалык эмгектери. 113-б. М. 1958).

Л. Н. Толстой бул проблема боюнча атايын китең жазууну да максат кылган, атап айтканда, ал «Дыйкандар педагогикасы учун кыскача очерк» жазууга киришип, анда чағылдырылуучу материалдардын кыскача тезисин түзгөн. Бул эмгегинде ал кадимки жай турмушта адамдар адат-салттарга, жакшы жүрүш-туршустун эреже-жоболоруна, өнөргө, ой жүгүртүүгө, баарлашуу маданиятына кандайча үйрөнүшөт — деген суроолордун түйүнүн чечүүнү максат кылган. Толстойдун бул изги тилеги ишке ашпаса да, анын бул багыттагы ой-жоро-молдорун жалпы адамзаттык асылнаркка айланган көркөм чыгармаларынан, ошондой эле балдар окуусуна ба-

гышталган «Үлүттүк алиппе», «Жаңы алиппе», «Орус балдары учун көркөм окуу» сыйктуу окуу китептеринен таасын байкоого болот.

Элдик педагогиканын маанисин терен түшүнүү совет мезгилиндеги чыгаан педагогдордун мурастарына да мүнөздүү. Көрүнүктүү педагог Н. К. Крупская ар бир элдин өзүнө таандык салттуу тарбия маданияты, руханий дөөлөттөрү эркин өнүккөн мамлекетте гана чыныгы демократия, нагыз интернационализм болот деп эсептеп, улуттук маданиятка текебер мамиле кылган нигилисттерге ар дайым карши турган.

Ал кызмат абалына байланыштуу дээрлик бардык республикаларда болуп, ар кандай улуттардын маданий өзгөчөлүктөрү, тарбия салттары менен жакындан таанышып, алар жөнүндө өз эмгектеринде суктануу, урматтоо менен жазат. Анын эмгектеринен — «Татарлар балдарга өтө мээримдүү мамиле кылышат», «Коми балдары адабий чыгармачылыкка өтө шыктуу келишет»,— деген ж. б. ушул сыйктуу этнопедагогикалык мүнөздөгү салтарды окууга болот.

Совет мезгилиниң алгачкы жылдары мектепте балдарды кайсы тилде окутуу керек деген маселе да айрым олку-солкулуктарды пайда кылган. Н. К. Крупская бул маселенин түп-жайы жөнүндө терен ой жүгүртүп, баланы кичине кезинен эле эне тилинде окутуу аны рухий жактан өнүктүрүүнүн эң зарыл шарты деп түшүндүрөт.

А. С. Макаренко терен ойчул, чебер педагог катары элдин салттуу тарбия маданиятын кадимки окуу-тарбия мекемелериндеги тарбиялоо процессинин жандуу компоненти катары эсептеген. Баарыбызга begliiLүү болгондой, анын педагогикалык ишмердүүлүгү жашы жете элек кылмышкерлерди тарбиялоо менен түздөн-түз байланышта болгон. Түрмуштун туура жолунан адашкан ошол улан-кыздарды адамча жашоонун түз жолуна салуу үчүн эл ичинде көп кылымдап баракталып, сакталып келген ыймандык-этикалык адат-салттарды алардын жүрүм-турум нормасына айландыруу үчүн ал эбейсиз чоң чыгармачылык мээнэт кылган. Анын өз тажрыйбасы жөнүндөгү эмгектеринен славян әлдеринин «Игорь кошууну жөнүндө сез», «Владимир Мономахтын айткандары» сыйктуу улуу эстеликтериндеги тарбиялык осуят, насыяттардын духу ачык-айкын сезилип турат.

А. С. Макаренко бардык башка улуу педагогдор сыйктуу эле педагогиканы өткөн диалектикалык илим катары эсептеп, аны «Элдик» жана «Илимий» деп экиге

бөлүүдөн алыс болгон. Ошону менен биргэ эле, анын ою боюнча элдин педагогикалык маданияты элдин өсүп-өнүгүүсүнүн тарыхы, социалдык-психологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрүнө ылайык тынымсыз өсүп-өнүгүп турруусу зарыл. Жаңы педагогика элдик педагогикалык ақыл-ойлор менен новатордук ой жүгүртүүлөрдүн ши-рендисинен түзүлөт. Ал мына ушундай нұктагы педагогиканы иштеп чыгууга аракет кылган. Анын «Ата-әнерлер үчүн китеп» деп аталған лекцияларынын топтомун бил максаттын алгачки майнабы катары кароого болот.

В. А. Сухомлинский педагог-практик катары элдин таалым-тарбия салттарынын түпкү маңызын, алардын тарбия процесиндеги ордун терең түшүнгөн, аны мектептин окуу-тарбия ишинде пайдалануунун чыныгы үлгүсүн көрсөткөн.

Ырасында эле, анын педагогикалык системасына үстүрт өн эле серп салган адам алардын негизги өзөгүн украин элиниң бай тарбиялык салттарына негизделген-дигине айнабай ынанат. В. А. Сухомлинский ар кандай мектептеги тарбиялык иштин жемиштүүлүгү, таасир-дүүлүгү элдик педагогиканын бай кенч-казыналарын өздөштүрүүгө, пайдаланууга байланыштуу болооруна бекем ишенген. Атактуу этнопедагог Г. Н. Волкового жазган катында ал мындай дейт: «Элдик педагогика жөнүндө ушул күнгө чейин эч ким олуттуу ойлонгон эмес. Азыркы педагогика илиминдеги жана иш практикасындагы көп өксүктөрдүн тамыры дал мына ушунда. Менин терең ишенимимде, элдик педагогика — бил элдин рухий турмушунун өзөк-тамыры». (Г. Н. Волкового жазган катынан. 20 декабрь 1960-ж.). Андан ары элдин педагогикалык маданиятты сактоо, өнүктүрүү, байытуу педагог - окумуштуулардын, практик - мугалимдердин, жалпы эле калайык калктын эң ыйык парзы, милдети экендигин өзгөчө белгилейт.

В. А. Сухомлинский педагогиканын элдүүлүгүн педагогдордун жана педагогика илиминин элдин рухий көрөңгөсүн байытууга ак дилден кызмат кылуусунан көргөн. Өзүнүн агартуу ишиндеги 35 жылдык ак кызматы аркылуу ал чыныгы элдик педагогодун үлгүсүн көрсөткөн. Атап айтканда, анын иш тажрыйбасында элдик педагогиканын таалым-тарбия каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрү толук пайдаланылган. Алсак, ал жеткеген Павлыш орто мектебинин педагогдору элдик жомокторсуз тарбия иши эч качан максатына жетпейт деп эсептешкен жана аны пайдалануунун түрдүү фор-

маларын иштеп чыгышкан. Қөрүнүктүү педагогдун «Көңүлдү көкөлөтүүчү мектеп», «Көк асман алдындагы мектеп» сыйктуу идеялары, тажрыйбалары да элдин тарбия салттары менен терен үндөшүп турат.

§ 6. Этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн тарыхы жана азыркы абалы

Элдин таалим-тарбиялык тажрыйбаларын иликтөөчет элдик илимде XX кылымдын башында эле башталган. Бул багыттагы изилдөөлөрдүн катарына А. А. Тоддун «Алгачкы үй-бүлөлөрдүн тарбия каражаттary» (1913), А. Ф. Чемберлендин «Бала жана балалык жөнүндөгү элдик ой жүгүртүүлөр» (1913), У. Д. Хамблиниин «Алгачкы адамдардагы тарбиянын келип чыгышы» (1926), К. Войленин «Негрлердин педагогикасы» (1928), Г. Бамлердин «Тами элиниң педагогикасы» (1913) сыйктуу эмгектерин кошууга болот.

Советтик педагогика илиминде элдин таалим-тарбия тажрыйбаларын өтө татаал жана көп кырдуу педагогикалык кубулуш катары этнопедагогикалык өңүттө терен изилдөө ушул кылымдын 50-жылдарынын башынан башталып, азыр да улантылууда. Албette, буга чейин деле элдин педагогикалык мурастарына арналган айрым эмгектер, китепчелер көздешет. Бирок, алар фольклордук, этнографиялык планда, же башка маселелерге байланыштуу изилденген. Бул жерде сөз анын педагогикалык категория катары концептуалдуу изилдениши тууралуу болуп жатат. 1950-жылдардан бери бир кылаа кандидаттык, докторлук диссертациялар жакталып, монографиялар, китепчелер жарык көрүп, көп сандаган макалалар жазылды. Бул багыттагы ири изилдөөлөрдүн катарына Г. Н. Волковдун чуваш эл педагогикасы, Я. И. Ханбиковдун татар эл педагогикасы, А. Ш. Гашимовдун азербайжан эл педагогикасы, А. Ф. Хинтибидзенин грузин эл педагогикасы, В. Ф. Афанасьевдин ыраакы Чыгыш менен Сибирдеги орус эмес элдердин педагогикалык маданияты, А. Э. Измайлодун Орто Азия жана Казахстан элдеринин педагогикалык көз караштары тууралуу жазылган монографиялар эмгектерин кошууга болот.

Этнопедагогика илиминин өнүгүшүндө Г. Н. Волковдун эмгектеринин мааниси баа жеткис экендиги талашсыз. Акыйкатта, ал элдик педагогика боюнча баалуу да, бараандуу да эмгек өтөгөн окумуштуу, этнопедагогика

илиминин негиздөөчүсү болуп эсептслет. Аның мурдагы союз курамындагы элдердин педагогикалык тажрыйбаларын жалпылоо максатында жазылган «Этнопедагогика» (1974) аттуу эмгеги азыркыга чейин бул илимдин жетишкендигин белгилеген бийик чек катары кала берүүдө. Бул эмгекте «Манас» эпосундагы педагогикалык көз караштар өз алдынча талдөөго алынган.

Кыргыз эл педагогикасы боюнча эң аглачкы илимий маалыматтар А. Э. Измайловдун 1957-жылы жарык көргөн кыргыз мектептеринин өнүгүш тарыхына байланышкан эмгегинде көздешет. Мында кыргыз эл жомоктору менен акындар чыгармаларындагы тарбиялык идеялар учкай талдоого алынган.

Кыргыз этнопедагогикасы боюнча алгачкы атайын изилдөөлөр катары Ж. Койчумановдун (Тоголок Молдошун агартуучулук ишмердүүлүгү жана педагогикалык идеялары, 1964) жана Н. Имаеванын (Токтогулдун чыгармаларындагы тарбиялык идеялар, 1971) эмгектерин көрсөтүүгө болот. Булардын ичинен Н. Имаеванын эмгеги кыргыз эл педагогикасына жалпы мүнөздөмө берилгендиги менен баалуу болду.

70-жылдарда элдик педагогиканы изилдөөчү адистердин саны бир топ көбөйдү. Алардын катарына биригин артынан бири күйрук улаш диссертациялык изилдөөлөрдү аткарған Т. Ормонов, Б. Апышев, Ж. Бешимов, К. Кыдыралиев, Ж. Саипбаев, З. Кусейинова сыйкаттуу окумуштууларды кошууга болот. Адис изилдөөчүлөрдүн катарынын өсүшү этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн сапаттык деңгээлинин тереңдешине жана тематикалык көп түрдүүлүгүнүн артышына чоң өбөлгө түздү.

Өзгөчө Т. Ормоновдун союздук деңгээлдеги баркы бийик «Советская педагогика» («Кыргыз элиниң педагогикалык пансофиясы», 1978, № 1), «Семья и школа» («Үй-булөнүн даанышман осуяттары», 1978, № 11) журналдарында жарыяланган макалалары кыргыз этнопедагогикасынын тарыхындагы урунтуу көрүнүштердөн болуп калды. Кыргыз этнопедагогика илими 1980—1990-жылдарда У. Эгембердиев, А. Калдыбаева, Ж. Орозбаев, А. Исаев, А. Аттокуров, А. Алимбеков, А. Бердиев сыйкаттуу окумуштуулардын диссертациялык изилдөөлөрү менен толукталды. Аларда жаш муундарды әдеп-ахлакка, эмгекке, гуманизмге, дene бой маданиятына тарбиялоого байланышкан элдик акыл-ойлор, тажрыйбалар жалпылануу менен бирге эле аларды азыркы учурдагы тарбиялык иштерде жана мугалим-

дерди этнопедагогикалык жактан даярдоодо кандайча пайдалануу керектиги жөнүндө практикалык маселелер да кенири каралган.

Деген менен аталган изилдөөлөр сан жагынан да, сапат жагынан да элдин этнопедагогикалык билимге болгон өктөм талаптарын канаттандыра албайт. Биринчиден, аталган диссертациялардын, этнопедагогикалык маалыматтардын көпчүлүгү китепче, же көлөмдүү макала түрүндө жарыяланбай калың кагаз ичинде кала бергендиңтен, калк учун кайтарымы аз болуп жаткан-дыгы акыйкат факт.

Ал эми экинчиден, коммунизмдин саясий идеологиялык дормаларына негизденген илимий методологиялык көрсөтмөлөр элдик педагогикалык мурастарды партиялык, таптык тар түшүнүктөрдүн чегинде аңдал-түшүнүүгө аргасыз кылган. Ошондон улам изилдөөлөрдүн тематикасы, проблематикасы, географиясы, динамикасы да олуттуу өркүндөтүүнү талап кылат.

Алсак, кыргыз эл педагогикасынын байыркы башаттары, калыптануу тарыхы, жалпы түрк элдери менен тектеш кыртыши, өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү; элдик педагогикадагы жетилген инсандын идеалы; элдик тарбиянын негизги түшүнүктөрү, принциптери, эрежелери, усулдары; элдик педагогиканын кенч-казыналары (өзгөчө, Орхон-Енисей жазуулары, кенже эпостор, легендалар, уламыштар, санжыралар, жаңылмач сыйктуу дидактикалык ырлар, көөнө тарыхты жана кадимки турмушту ар тараптуу баяндаган көркөм чыгармалар). азыркы өкүү тарбия процесин этнопедагогикалык негизде кайра куруунун принциптери, усулдук негиздери сыйктуу ж. б. актуалдуу проблемалар алиге чейин алгылыктуу изилдене элек. Кыскасы, этнопедагогика илиминин кайсы гана проблемасына назар бурбайлы, бул илим али телчигүү, калыптануу стадиясын баштан көчирип жатканына күбө болобуз.

Өз алдынча иштөө үчүн негизги бағыттар

1. Элдик педагогика деген эмне? Элдик педагогика боюнча аныктамаларга карата өз пикиринди такта.

«Этнопедагогика» жана «элдик педагогика» түшүнүктөрүнүн айырмасы эмнеде? Этнопедагогика илиминин прикладдык функциясын дагы көңейтүүгө болобу?

2. Элдик педагогиканын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү кайсылар? Илимий педагогика жана элдик педагогика-

нын айырмачылыктары жана өз ара байланыштары жәнүндө түшүнүктөрүндү такта.

3. Этнопедагогика илиминин негизги тармактары кайсылар, алардын башка илимдер менен кандай карым-каташы бар? Ал байланыштардын себебин түшүндүр.

4. «Элдик педагогдор улуу, ал эми улуу педагогдор дайыма элдик болушкан» (Г. Н. Волков). Муну улуу педагогдордун өмүр үлгүсүнүн, педагогикалык чыгармачылыгынын мисалында түшүндүр.

5. Этнопедагогика илиминин өнүгүшүнүн негизги этаптары кайсылар? Қыргыз эл педагогикасынын изилдениш абалы, перспективасы жөнүндө оюнду ортого сал.

Сунуш кылышкан адабияттар

1. Волков Г. Н. Этнопедагогика. — Чебоксары, 1974.
2. Измайлова А. Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. — М., 1990.
3. Рахимова М., Панкова Т. В. Қыргыз элдик педагогикасы (усулдук колдонмо) Б., 1994.
4. Алимбеков А. Этнопедагогика илими жөнүндө жалпы маалымат. // Эл агарттуу, 1996. № 7—8, 56—62-б.
5. Христова Е. Л. Об уточнении понятийного аппарата этнопедагогики. // Советская педагогика, 1989. № 7, с. 130—134.

ЭКИНЧИ БАП

ҚЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ ТАРБИЯЛООНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ

Түйүндүү түшүнүктөр: балдар — элдин келечеги, таалим-тарбиянын предмети; мураскерлик, табият, тарбия — инсандын калыптанышын аныктоочу факторлор; «Адам кылугү» элдик тарбиянын негизги максаты; уул жана кыз балдарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр; элдик тарбиянын эреже-жоболору.

§ 1. Балдар — турмуштун туткасы, элдин келечеги, таалим-тарбиянын предмети

Бардык башка калктар сыйктуу эле қыргыздар да үй-бүлө куруунун башкы маңызы балалуу болуу, алар-

ды багып өстүрүү, адам катарына кошуу деп түшүнгөн. Демек, ата-энелик парз тукум улоо, ден-соолугу чын, рухий дүйнөсү бай, татыкуу адамдын есүп жетилиши үчүн жоопкер болуу дегендик. Бала үй-бүлөнүн тиреги, туткасы, ата-энелердин гана эмес, бүтүндөй журттун кайра жарапалуусунун, өлбөстүгүнүн, есүп-өнүгүшүнүн шарты. Элдик макалда «Балалуу үй — базар, баласыз үй — мазар» деп айтылат.

Кыргыз элинде амандашуу сыйпатынын башкы темасы да бала жөнүндө. Адатта, адамдар бири-биринин алжайын, турмушун балдарынын бакыбат есүп-чоноюп жатканына байланыштуу карашкан. Ушундан улам, учурашаарда «Бала-чакаң аманбы?», «Ойнап-күлүп, чоноюп жатабы?» — деп сурасча, коштошоордо «Балдарың аман болсун», «Алардын бестинен еөп кой» — деген жакшы сезимин, ак тилегин, каалсосун билдирст.

Кыргыз элинде тукумсуздук, баласыз өтүү орду толгус оор трагедия. Бул элдик салттуу көз караш «Манас» эпосунда Жакыптын арманы аркылуу терец ачылып көрсөтүлгөн. Жакыпта мал да, алтын да, бийлик да бар. Бирок, ал баласы жоктугунан өзүн башкалардан кем санайт, жашап жаткан өмүрүнүн маңызын эч иерседен көрө албай: «Тукуму жок өтөмбү? Түяксиз бойдон кетемби? Беш түлүктөн мал жыйым, беш чака пулга арам жок. Бирок, жабдык салып ат минип, жанымда жүрөр караан жок! Ажал анык чара жок, аман жүрөр санаа жок, ақыретке бет алсам, атакелеп артымдан наалып калаар балам жок» — деп зарлайт.

Өмүрдөгү өзүнүн башкы табигый; тукум улоо парзын аткара албаган Жакыптын байбичеси Чыйырдынын тагдыры эки эсэ азаптуу, ал: «Арт жагымда балам жок, Мен жалпы журттун корумун, Ак жоолуктун торумун. Артымда калган балам жок, Ага туугандын корумун» — деп мунканат.

Чындыгында, аялдардын бир жерден орун-очок алышы, үй-бүлө, журт ичиндеги барк-бедели анын бала төрөп, багып өстүрүү вазийпасың канчалык денгээлде аткарғандыгына карата өлчөнгөн.

Кыргыз үй-бүлөлөрүндөгү ажырашуулардын башкы себеби да баласыздык менен байланышкан. Мурунку учурларда жубайынан ажыроону каалабаган «согончо-гу канабаган» аялдар чын пейили менен күйөөсүнө экинчи аял алыш берүүгө көмектөшкөн. Албетте, муну азыр эски салт катары карашат. Бирок, мындағы аялдардын өзүнүн жеке турмуш кызычылыгынан жубайы-

нын, жалпы журттун кызыкчылыгын жогору койгон аруу сезимин, бала, келечек жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн кенедигин баалабай коюуга болбайт.

Тарыхый тажрыйбалар эл ичинде аялдарды тукум-суздуктан арылтууга байланышкан ар түрдүү жөрөлгөлөр, ырым-жырымдар да арбын болгонун айгинелейт. Этнограф А. Ж. Жумагулов бала көрбөгөн аялдар көбүнеше көп төлдөгөн аюу, каман сыйктуу жапайы айбандардын терисинен жасалган талпактарга олтуруу, ит үстүнөн секириүү, ыйык жайларга, мазарларга сыйынуу, көп балалуу аялдардын батасын алуу сыйктуу ырым-жырымдарды колдонуп келгендиги жөнүндө кенири маалымат берет. (А. Жумагулов. Некоторые обычаи и обряды дореволюционной киргизской семьи. Известия АН Киргизской ССР. Том 1. Вып. I. 1959, 79—92-бет).

Тукумсуз жубайлардын турмушунда бала асырап алуу салты да калыптанган. Чыгыш теги жагынан бул салт эң байыркы мезгилдерге таандык. Баамыбызда, бала асыроо салты түп заманда эле, жалпы түрк уруулары менен бир эл, бир журт катары жашаган мезгилдерде калыптанган болуу керек. Алсак, «асыра» деген кыргыз сөзү уйгурларда «асири», чуваштарда «усра», өзбек, татарларда «асра», алтай, хакастарда «азыра», казактарда «асыра» деп айтылып, бардыгы бир маанини, башка бирөөнүн баласын багып алуу, өстүрүү дегендикти билдириет. Булардын баары байыркы түрк тилиндеги «аз» («азык») деген унгу сөздөн куралып, азыктандыруу, багуу, өстүрүү, эрезеге жеткириүү деген түшүнүктөргө түгөйлөш. Бала асырап алуу салты байыркы жоокерчилик заманда көбүнеше, эл-журт учүн согушта курман болгон адамдардын балдарын кароосуз калтыrbай багып өстүрүү сыйктуу жүйөлүү шарттардан улам келип чыккан. Бирок, коомдук аң-сезимдин өнүгүшү менен бала асырап алуу салтынын мазмуну да өркүндөп, байыган.

Биздин эл арасында жүргүзгөн байкоолорубуз көрсөткөндөй, азыр наристелүү болбогондор, жалгыз бала-луулар, уулун же кызын ага-инилүү, эже-синдилиүү кылышып өстүрүү максатында эң жакын туугандарынын балдарын асырап алуу салтка айланган. Муну А. Э. Измайлов тарабынан жүргүзүлгөн анкетанын жоопторуда тастыктап турат. Ал изилдөөгө алган 124 үй-бүлөнүн ичинен 54 үй-бүлө (35,9%) баласы жок болгондуктан; 12 үй-бүлө (9%) балдары чонойуп кетип, кичинекей балалуу болууну каалагандыктан; 23 үй-бүлө (18,5%)

көп балалуу туугандарына жардам бергилери келген-диктен; 10 үй-бүлө жалгыз баласын жакшы тарбиялоо максатында дагы бир бала багып алышкан; 8 үй-бүлө кыздуу же уулдуу болгулары келгендиктен, башка уулкыз багып алгандыктарын билдиришкен. (А. Э. Иzmайлов. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. М., 1991. 232—233-б.).

Коомдо балдарды асырап алуу салтынын социалдык мааниси терен. Өткөн мезгилдерде ушул салттын күчтүүлүгүнөн улам багуусуз, каросуз калган балдар болгон эмес. Кыргыз элинде атасынан ажырап көрүнгөн жакка, көбүнеше таяке журтуна таркап кеткен балдарды издөө, «бир атасын балдары» тобуна кошуу салты да элдин гуманисттик аң-сезиминин бийиктигинен кабар берет.

Атактуу этнограф С. М. Абрамзон буга окшогон өз көзү менен күбө болгон факты жөнүндө минтип жазат: «1948-жылы Жумгал районуна караштуу «Кызыл Октябрь» колхозунун мүчөсү Қармыш Манапов атасынан айрылып таеке журтунда жүргөн аталаш бир тууган иинисинин (энеси башка) 9 жашар кызын Чүй өрөөнүнөн алып келди. Атасынын биринчи аялынан туугандарынын колунда жүргөн 12 жашар бала да бар экен. Қармыш аны да алып келүү үчүн камынып жүрдү. Бул иш-аракетинин жүйөсү жөнүндө ал: «Инимдин балдарынын милдети менин мойнумда» — деп айтты» (С. М. Абрамзон. Кыргызы и их этногенетические и этнокультурные связи. Б., 1990, 209-б.).

Кыргыз элинин балдарга болгон өзгөчө мээрими, сүйүсү Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында боордош башка улуттун балдарына карата мамилесинен да көрүнгөн. Бул жөнүндө согуш жылдары балалыгы камкор кыргыздар ичинде өткөн Е. Р. Робет, Ч. Айтматовго жазган катында мындай дейт: «Урматтуу Чынгыз Төрөкулович! Мен улгайган аял катары сиздин ажайып таланттыңзага чын дилден таазим этем жана ыраазычылык билдирем. Мени Сиздин кыргыз экендингииз өтө кубандырат. Согуш учурунда биз каросуз калган кичинекей балдар менен бирге Ленинграддан Кыргызстанга, Сиз суктана жазган Ысык-Көлгө көчүрүлгөн элек. Мен ал жерде «Пионер» колхозунда иштегемин. Кыргыздар арып-ачкан, оору-сыркоо биздей балдарды мээримдүү кабыл алып акысына эч нерсе доолабай эле кийиндирип-ичиндиришкен.

Бул үчүн мен аларга өмүр бою ыраазымын. Мен аларды чынчылдыгы, адамкерчилиги, боордоштук сезимдери үчүн терең урматтайм. Аларда каросуз калган балдар жана карыялар деген болбайт. Мына ушундай элдин уулу болуу кандай сыймык. Ошондой эле Сиздей таланттуу уулу бар эл да чексиз таалайлуу». («Советская Киргизия», 1987, 27-сент.).

Элдик көз карашта үй-бүлөнүн идеалы — бул көп балалуулук. Чындыгында эле өткөн мезгилдерде 7—10 балалуу болуу кыргыз үй-бүлөсүне таандык кадыресе көрүнүш болгон. Эл ичинде 17—18 бала төрөгөн энелер да кездешкен. Көп балалуу болууга умтулдуу азыр да кыргыз элинин салттуу маданиятындагы өзгөчөлүктөрдүн бири.

Көп кылымдык турмуштук тажрыйбалардан улам эл көп бала төрөө аялдардын ден-соолугуна оң таасирин тийгизээр жөнүндө туура тыянак чыгарышкан.

Байыркы мезгилдерде кыргыз эли өзгөчө уул баланы өзгөчө баалап, баркташкан. Алсак, «Манас» эпосунда өмүр бою бала деп зарланып жүргөн Жакып да сүйүнчү жеткируүчүлөргө: «Эркек болсо эр болсун, Кыз болbosун не болсун. Кыз болсо үйдө калынар, Қыймылдаба баарынар. Эркек болсо чабынар, Талаадан мени табынар», — деп эскертет.

Ал эми Көкөтөй хандын II кызы болсо да, талаадан таап алган асыранды бালасы Бокмурунду жалгыз му-раскерим деп эсептейт.

Байыртадан башат алган бул элдик түшүнүк төмөнкүдөй жүйөлүү жагдайларга негизделген. Биринчиден, эркек уулу болбогон адам түяксиз, тукумсуз деп эсептелген. Анткени адамдын ата-теги, уруунун учугу уланып, түбөлүк жашашы эркек балдар менен байланыштуу. Элде «Уулу жоктун мууну жок» — деп тегин жерден айтылбайт. Ошондуктан, жан дүйнөсү кең адамдар өмүрүндө уул көрбөй акыретке кеткен жакын тууганына боор ооруп, аты өчпөсүн деп өзүнүн бир баласын ошол маркумдун наамына энчилеп коюшкан. Бул нарктуу салт жөнүндө белгилүү журналист, өнөр таануучу А. Акматалиев мындай деп жазат: «... атам уч ага-ини киши эле. Токтоналы, Акматалы, Сейиталы. Токтоналы атабыздан эки кыз бар. Сейиталынын уулумун, анын дагы бир кызы бар. Мен учөөнүн тең колунда болдум. Акматалы атабыз баланын үнүн укпай, Улуу Ата Мекендик согушта курман болгон. «Байкуш, көзү ачык

кетти, арбагы ыраазы болсун» — деп берки аталарым Акматалы атама мени каттатып койгон. ... менин балдарым да ушул атта» (А. Акматалиев. Баба салты, эне адеби. — Б., 1993, 63-б.). Бул элдик гумандуу салтка байланышкан башка фактылар да кецири кездешет.

Элдин турмуш практикасында баланын ден-соолугу, туура єсүп жетилиши жөнүндөгү камкордук, ал жарык дүйнөгө келе элек, түйүлдүк кезинде эле башталат. Адатта, эне болуучу, кош бойлуу аялды айлана-чөйрөдөгүлөр ызааттап сыйлап, ар түрдүү камкордукка алышкан. Алардын көңүлүн чөктүрбөө максатында өлүм-житим болгон жайларга барууга, караңгыда жалгыз калууга тыюу салышкан. Ал чочуп же сезгеннип калса, ашыкча ой-санаага батса курсактагы балага доо кетээрин эл жакшы түшүнгөн.

Өзүнүн жана баланын ден-соолугун сактоо максатында кош бойлуу аялдардын жылаңайлак басуусуна, оор жүк көтөрүүсүнө, жагымсыз азыктар менен тамактануусуна жол беришкен эмес. Эл ичиндеги тажрыйбасы мол, көп жашаган энелер аларды атайын көзөмөлгө алышып, көз жарганга чейин өзүн кандай алып журуу жөнүндө кеп-кеңештерин айтып турушкан.

Турмуштук тажрыйбалардан улам баланын алты салы аман, чыйрак төрөлүшү аялдардын кандайдыр бир тамакка болгон көксөөсүн канааттандырууга көп байланыштуу экенин да билишкен. Муну «аялдардын талгагы» деп мүнөздөшкөн. Бул элдик акыл тажрыйба «Манас» эпосунда төмөнкүчө сүрөттөлөт: «Манас бойго бүткөнү, Тамам уч ай өтүптүр. Байбиченин көңүлү, Башкага ооп кетиптири. Өз тамагы эсте жок, Бал, шекерге карабайт, Башка тамак жарабайт. Жесем деп жолборс жүрөгүн, Мындан башка самабайт».

Байбиченин талгагы эчен кыйынчылыктарга карабай канааттандырылат. Кош бойлуу аялдардын талгагын канааттандырууга калк канчалык жогору маани бергенине этнограф И. С. Колбасенконун кыргыз элине кантаташ казак элине байланыштуу келтирген фактылары да жакшы далил боло алат. Ал, эгерде казак аялы камандын этине талгак болсо, анын талабын канааттандыруу учун дин да, элдин арам, адал тамак жөнүндөгү ишенимдерди да эске алынбайт,— деп жазган (И. С. Колбасенко. Некоторые обычай и поверья, имеющие акушерское значение. Киев, 1889, вып. V, стр. 46). Дал ушундай эле ишеним кыргыз элинде да кенири кездешет. Булардын баары элдин баланын бойдо жетилүү

мезгиилнө жоопкерчиликтуу мамилесин тастыктап түрт.

Кыргыз элинде төрөлөө элек баланын кыз же уул болоорун болжоп, ажыратып билүүгө байланышкан айрым акыл тажрыйбалар да кездешет. Алсак, айрым кыраакы энелер кош бойлуу аялдын ичин аяр сыйпалап, кармалап, эгер карындагы баланын мойну жоон болсо уул, ичкерээк болсо кыз болот деп болжолдошкон. Ошондой эле элде эне түшүндө балта көрсө уулдуу, казан көрсө кыздуу болот деген ишенимдер да бар.

Баланын төрөлүшу ата-эненин гана эмес, урук, уруу, жалпы жамааттагы тендешсиз кубанычтуу окуя катары кабылданган. Жарык дүйнөгө келген наристени тууган-урукка, айланадагы эл-журтка кабарлоо, сүйүнчүлөө милдети көбүнчесе балдарга жүктөлгөн. Салт катары сүйүнчү жеткирген адамга ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша белек-бечек беришкен.

Бала төрөлгөнде эң алгач киндин кесишкен. Аны көп балалуу, барк-бедели бийик аялдар ишке ашырган. Андай аял «киндик эне» аталып, өмүр бою ата-эненин, баланын жакын адамына айланган. «Киндик эне» баланын жакшылык иштеринин баарында ардактуу конок катары эл алды болуп чакырылган.

Жаңы төрөлгөн баланын ден-соолугу чың болсун деген ниетте туздуу суу менен жуунтушкан. Андан соң эң алгачкы «ит көйнөк» деп аталган ак көйнөгүн кийгишишкен. Анын материалын көбүнчө жакшылыкка ыроолоп балдары бактылуу єсүп жаткан, көп жашаган байбичелерден алышкан. Айрым көп жашап, көптү көргөн карыялардын бизге берген маалыматына караганда, ал көйнөктуү алгач баланын жаны бекем болсун деп итке жаап, андан соң кийгишишкен. Анын «ит көйнөк» деп аталашы да ушундан калган.

Баланын жарык дүйнөгө келишине байланышкан салттуу шаан-шөкөттөрдүн эң алгачкысы «жентек той». Ата-эне наристелүү болгонуна жетине албай, болгон тамак-ашын ортоғо коет. Чакырылган жакын туугандар, коншу-колондор «Бешик боонор бек болсун», «Тукумунар көбөйсүн» ж. б. сөздөр аркылуу жакшы тилегин билгизишишкен. Салт боюнча карында атайын камдалган сары май бузулуп, алдын наристеге оозантып, анан карыя адамдарга ооз тийгизилет. Бул жөрөлгөдө баланын өмүрү өтөлгөлүү, жемиштүү, майлуу-сүттүү болсун деген элдик тилек жатат.

Бир жума өткөндөн кийин баланы бешикке салуу ырым-жырымы өткөрүлгөн. Муну кыргыздар «бешик той» деп коюшкан. Бул тойго чакырылгандар көйнөк-кече, ороо-чулгоо, акча-тыйын ыроолошкон. Нарктуу байбичелер чоң дасторкондон даам сзыышып, анан баланы бешикке бөлөшкөн. Оң, сол чүкөлөрдү бешиктин баш жагына кооп, аны көтөрүп эңкейтип «оң бол», «оң бол» дегенде, ал чүкөлөр күлтүгүнө түшүп кетет. Анан байбиче баланы колуна алып: «Биссимилла, менин колум эмес Умай эненин, Бүбү Батма, Зуура эненин колу, тынч, кыймылдабай укта» — деп бешикке салып бөлөгөн. «Умай эне» элдин түшүнүгүндө эненин, жаш балдардын колдоочусу катары кабылданган.

Ал эми «Түшоо кесүү» тою баланын кадам шилтеп баса башташына багышталат. Элдин ишениминде баланын тушоосун кесүү анын турмушта мұдурүлбөй, чыйрак, келечекке карай ишенимдүү кадам шилтешине өбелгө болот. Той урматына 7—12 жашар балдар арасында жарыш уюштурулат. Баланын бутундагы жипти кесүү сыймыгы жарышта биринчи келген балага тапшырылат. Аксакалдар баланын келечегине үмүт менен: «Өмүрүң узун, өрүшүң жайык, ата-энен, эл-журтуң менен аман-эсен өс! Ата-бабаларыңын жолун жолдор ар намыстуу, адамгерчиликтуу бол» — деп бата тилемешет.

Кыргыз элинин адам аттарында да терең педагогикалык мазмун катылган. Кыргыз адам аттарынын көпчүлүгү ата-эненин баланын келечегине карата аруу тилемтери, үмүтү менен байланышкан, андыктан, аңын түпкү маанисине өзгөчө көңүл бурулат.

Ата-энелер уул-кыздарына бакыт-таалай тилеп Бактыбек, Бактыкан, Бактыгул, Таалайбек, Таалайгул; ден-соолугу чың, кайраттуу, алдуу-кучтүү, өткүр болсун деген ниетте Болотбек, Темирбек, Кылычбек, Кайрат, Медербек, Кубатбек, Акылбек; адилет, калыстыкты ыроолоп Адыл, Қалысбек; эл коргогон жигиттики тилеп Эржигит, Гүлжигит; өмүрү саябандуу, жемиштүү болсун деп Чынар, Чынарбек деген элдик этикалык идеалдарга негизделген ысымдарды ыйгарышкан. Эл ичиндеги эпостук баатырлардын, нарктуу тарыхый инсандардын ысмын ыйгаруу салты деле жогорку жүйөлүү жагдайлар менен түшүнүрүлөт.

Кыргыз элиндө жарык дүйнөгө жаңы келген мураскорго ата-эне, жакын туугандар козу, музоо, тай энчи-леп берүү салты бар. Энчиленген мал, анын төлү да түгөлүү менен баланын менчиги катары эсептелген. Бул

салт да өз алдынча педагогикалык мазмунга ээ. Ал ба-ланын туугандар ичиндеги мамилелеге, мал чарбачылык ишке жоопкерчилигин, әмгекчилдик сапаттарын әртелеп естүрөт.

Ошентип, балдарга байланышкан ырым-жырым, салт-жөрлөлөрдүн баарында әлдик педагогикалык ақыл-эстин ырааттуулугу, максаттуулугу айкын сезилип турат. Алар әлдин балдарга карата өзгөчө сүйүүсүнө, алардын туура өнүгүп-өсүшү җөнүндөгү камкордукта-рына негизделген.

§ 2. Адамдын калыптанышын аныктоочу негизги факторлор

Жарык дүйнөгө көз жарып келген перзенттин эрезе-ге жетип, төрт тарабы шайма-шай адам болуп калып-танышы әмнелерден көз каранды? Қайсы факторлор башкы мааниге ээ? Бул өңүттөгү әлдик педагогикалык көз караштар әмнеге негизделген? Булардын баары адамзатты түп замандардан бери түйшөлтүп келген тү-йүндүү суроолордун катарына кирет.

Кыргыз эли балдардын өсүп-өнүгүүсүндө ата-тек, башкача айтканда тукум куучулук факторуна өзгөчө маани берген. Адамдын тегине айрыкча басым жасоо менен «Адам тубун тартат», «Жакшыдан жакшы туулат, жамандан жаман туулат» — деп тыянак чыгарышкан. Бул әлдик педагогикалык көз караш «Аккан арык-тан суу агат», «Алма дарагынан алыс түшпөйт», «Ка-занда болсо чөмүчкө чыгат», «Тулпардын изи суубайт», «Үздан учук артат» деген макалдарда да таасын туюн-тулган. Бирок, эл муун ақыркы ақыйкат катары кара-ған эмес. Элдин пикири боюнча жакшыдан жакшынын туулушу үчүн үй-булө куруунун, генетиканын эреже тартилтери так сакталышы зарыл. Антпеген күндө дээ-ринен ақылы кем, арабөк балдардын төрөлө бериши мыйзам ченемдүүлүк.

Кыргыз элинде «Катын албай кайын ал», «Тектүү жерден кыз ал» деген алгачтан келе жаткан осуят сөздөр бар. Мындағы «тектүү» деген сөз кәэ бирлер теске-ри чечмелеп жургөндөй, кайын журттун материалдык жактан жетишкендиги, байлыгы дегендик эмес. «Тек-түү» деген түпкү ата-тегинен бери эл ичинде каадалуу адамдык сапаттары бийик, нарктуу, өсүп-өнгөн, өрнөк-түү адамдардын мураскери деген түшүнүк. Ошондук-тан, куда-сөөк күтүүдө санжырага таянып алардын

ата-тегин сүрүштүрүп билип, астейдил акылдашып, аナン бүтүмгө келишкен. Анткени, санжырада кай түкүмдүн канчанчы муунунда кандай мыкты адамдар өткөндүгү өзүнчө жомоктолуп айтылат.

Элдик педагогиканын эреже закондору ата-теги бир адамдардын үй-бүлөлүк турмуш куруусуна чектөө койгон. Бул элдик эреже XX кылымдын башына чейин айрым урууларда катуу сакталса, айрымдарында акырнадап өз күчүн жогото баштаган. Аталган маселени 25—30-жылдары этнограф Н. П. Дыренкова атайын изилдеп, төмөнкүдөй тыянакка келген: «Азыркы учурда туугандардын ортосундагы никеге тыюу салуу ар кайсы урууларда, ар түрдүү муун менен чектелип келүүдө. Алсак, Монсөлдор уруусунда азыркыга чейин жети атадан тарагандардын баш кошуусуна тыюу салынат. Ал эми Чөрик уруусунда болсо, төрт ата өткөн туугандар үйлөнө беришет. Мурда буларда да жети ата өтмөйүн кыз алышип, кыз беришүүгө тыюу салынчу» (Дыренкова Н. Термины родства и психические запреты у киргизов. Сб. этнограф. материалов. № 2. Л., 1927, 12-б.).

Чындыгында эле, өткөн мезгилдеги кыргыздардын салты боюнча бир уруудагы адамдардын жети муунуна чейинки никени осол иш катары карашкан. Бирок, бул салт өзгечө азыр баалуулугун жогото баштаганын байкоого болот. Албетте, муун элдин рухий турмушундагы сиңүү эмес, өксүк көрүнүш катары кароого болот.

Үй-бүлө курууда тууган-уруктун чегин эске алуу салты «Манас» эпосунда да айкын аныкталган. Алсак, эпосто Жакып Манасты үйлөндүрүү үчүн кыргыз элиnen ылайыктуу кыз таба албай убайым чегет. Қөнүлгө толгон кыздардын тегин иликкеп чыкса, баарынын жети атасы бир чыгат. Ушундан улам Жакып канды тазарттуу, тукумду жакшыртуу максатында Манасты тажик кызы Каныкейге үйлөйт. Эпостогу «Курама темир курч болот» деген накыл сездүн төркүнү да ушуну туюнтуп турат. Мындай салттар байыртан эле көптөгөн башка элдерде да жашап келген. Алсак, япондордо жаңылыстыктарды алдын алуу үчүн ата-бабаларынын аты-жөнү, теги, байланыштары никени күбөлөндүрүүчү жардыкка узактан жазылып келген. Корейлерде болсо окшош фамилияулар үйлөнүшпөйт.

Адам адам чөйрөсү менен гана адам. Адамдар ортосундагы бул улуу байланыштын жаратуучулук, өз ара тажрыйба алмашуучулук, бири-бирине арка-жөлек болуп өстүрүп-өнүктүрүүчүлүк таасири элдик педагогика-

да өзгөчө бааланат. Төрөлгөндөн тартып эле адам адамдар менен белгилүү бир мамиледе болуп, өшонун натыйжасында элдин топтолгон маданияты менен салтсанаасын кабылдап, жан-дүйнөсүн байытат, элге аралашат. Элдик пикирлерге ылайык баланың сырткы чөйре, эл менен баарлашуу маданияты канчалык ар тараалтуу болсо, анын маданий ыймандык сапаттары да терең мазмундуу болот. Ошондуктан, балдарды кичинекей кезинен эле элге аралаштырган. Ушундан улам «Атаң барда — эл тааны» дейт эл макалы. Бул атаң барда аны ээрчип жүрүп, элдин турмушун, салтын, ырым-жырымын, жорук-жосунун бил деген маанидеги накыл сез.

Илгери ар бир ата баласын өзү менен ээрчитип жүрүп эл, башка уруулардын, элдердин айырмалуу салты менен тааныштырган, ақылмандардын сөзүн, ақындардын ырын угузган. Демек, элдик педагогикада элдин көп кырдуу турмушу баланы рухий саламатчылыгы жеткилең өсүшүнүн таяныч башаты катарапы каралат. Төмөнкү макалдарда инсандын өсүп-өнүгүшүндөгү элдик турмуштун маани-маңызы таамай аныкталган: «Эл ырык, элден чыккан бузук», «Эр элден, балык суудан», «Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат».

Элдин ишениминде ар кандай адам элдеги бардык жакшы башталмаларды негиз тутуп, ошолордон рухий азык алып, алгалап жашайт. Бирок, турмуштун өзү сыйктуу, айланы-чөйрөдөгү адамдар да жан-дүйнөсү, пейили, мүнөзү, ыйман-ибааты жагынан көп түрдүү келет. Ошондуктан, элдик педагогика инсан менен айланы-чөйрөнүн карым-катнашын ырааттуу, максаттуу уюштурат. Атап айтканда, инсанга коомдогу, адамдардын жашоо образындагы жакшы нерселерди өрнөк катары туюмдап, терс көрүнүштөрдөн оолак болуу талабы осуяталат. Бул этикалык эреже-талаптар төмөнкү макалдарда таасын туюнтулган: «Айыл болбо анткорго, жолдош болбо айгакка, мұдурұлтөт тайгакка», «Ороздуу менен оттош бол, ырыстуу менен жолдош бол», «Жаманды жаныңа жолотпой айрыл, жакшыны изде артыңа кайрыл», «Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети тиет».

Бирок, чөйрө дегенди жалаң адамдардын таасири менен чектеп коюу бери болгондо калыстык эмес. Анткени, бүтүндөй калк менен жеке инсандын эстетикалык, этикалык көз караштарындагы айырмачылыктар ошол калк жашаган жаратылыш аймагынын, табият кубу-

Луштарынын айырмалуу мүнөзү менен да тикеден-тике байланышта.

«Табият» деген терминдин экинчи бир мааниси нер-селер менен кубулуштардын ички мыйзам ченемин же түпкү маңызын туюнтаары балким ушундан улам болсо керек. К. Маркс кезегинде табигый шарттарды «... адам баласынын өзүнүн табияты жана ошондой эле анын айлана-чөйрөсүндөгү табият» — катары да түшүнсө бо-лоорун бекеринен белгилеп кетпегендир (К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве. М., 1976, I т. 87-б.). Маселен, япон калкынын дүйнө-туюму, өзү мекендеген аралдардын табигый өзгөчөлүктөрүнө белгилүү бир денгээлде өзөктөш, тамырлаш экенин көрөбүз. Япон аралдарынын не бир ажайып кубулуштары ар убак жер силкинуу, тайфун сыйктуу кырсыктардан жапа тарткан. Мындаи күчтүү табигый стихиялардын каардуу деми ушундай шартта өмүр кечирген адам үчүн айланадагы жашоо тиричиликтин бардык көрүнүштөрүнө карата астейдил, аяр жана назик мамилесин калыптаган. Ушундан улам, айлана-чөйрөдөгү арзыбаган эле нерселер менен кубулуштардан кадырлесе сулуулук таап, алардын белги жышаанасынан жамы жашоонун субстанциялык маанисин ача билүү — япон калкынын кан-жанына, пейилине, мүнөзүнө синген кайталангыс касиет.

Ал эми орус элинин дүйнө-туюмунда токой менен дарыя, казак элинде кумдуу чөл, кең талаа, алардын салттуу рухий жана материалдык маданиятынын специ-фикалык маңызынан жана логикасынан кабар берген образ-субстраттын милдетин аткарат.

Белгилүү орус тарыхчысы В. О. Ключевский дарыянын орус калкынын дүйнөнүң андап-туюсунун калыпта-нуусундагы мааниси жөнүндө мындаи дейт: «Дарыя элдин жогорку коомдук рухунун, аң-сезимдүү турмушунун символу. Ал чачылган журтту бир агымга салып, элдеги ынтымакты бекемдеген, ар бир адамды коомдун мүчөсү экендигин сезип-туюуга, башкалар менен мамиле түзүүгө, алардын жүрүм-турому менен ички дүйнөсүнө назар салууга чакырып, адамгерчилик мамилелерди бекемдейт» (Китепте: Человечество — это народы. М., 1990, 56-б.).

Ал эми кыргыз элинин материалдык жана рухий маданияты тоо менен тыгыз байланышта. Элдик эпостордо жан-жакадагы курчап турган тоолордун согуштук стратегиялык, чарбачылык мааниси жөнүндө көп айтылат. Чындыгында тоону кыргыз баласы эзелтен эл-

ди эл катары сактап келген күчтүү тирек, ата-бабалардын көп кылымдык тарыхынын жандуу күбөсү, алардын арзуу тилемтерин, улуу рухун, бийик максаттарын өз ичине каткан табияттын өзгөчө ыйык кубулушу катары кабылдайт. Мурункулардан мурасталган оозеки чыгармаларга, азыркы көркөм сөз өнөрүнүн көп түрдүү дөөлөттөрүнө назар салсак Ала-Тоо, Ата журт, Ата мекен деген түшүнүктөрдүн айырмасы анча деле байкалбайт. Алсак, атактуу кыргыз акыны Жоомарт Бекенбаев со-гушка аттанаарда жазган «Кош Ала-Тоо, уулун кетти майданга» деген ыры элдин аң-сезиминдеги Ала-Тоо жана Ата мекен деген түшүнүктөрдүн биримдигин өзгөчө айгинелеп турат. Кыргыз мамлекетинин символика-ларындагы (герб, гимн) ак мөнгүлүү Ала-Тоонун алдынкы планда көрсөтүлүшүн да ушул жагдайлар менен түшүндүрүүгө болот.

Арийне, Ала-Тоонун өзүнө таандык табигый стихиялары аны мекендеген адамдарда өзгөчө сапаттардын, мунөз-пейилдин түптөлүшүнө өбөлгө boglon. Маселен, кыргыз лексиконунда кецири учураган «тоолук адам», «тоолук жигит», «тоолук кызы» деген сөздөр адамдын жашаган, өскөн жерине карата гана айтылбайт. Бул сөздөр, баарыдан мурда, тоолук адамдын дүйнө-түшүнүгүн, психикалык көрөңгөсүн, инсандык сапаттарындағы айырмалуу беглилдерди түшүндүрөт. Ушундан улам, ата-бабаларбызы ырчынын ырына, адамдын ат үстүндө жүрүшүнө, кыймылына, адатына карай анын тоолук же чөлдүк экенин таамай, так аныкташкан.

Дегинкиси, кыргыздар өздөрү мекендеген тоолор менен мунөздөш эл. Ала-Тоо менен элдин пейилиндеги, мунөзүндөгү орток белгилер жөнүндө Т. Сыдыкбеков мындай деп жазат: «Кыргыздар дал ушул өз тоолоруна окшош. Сыртынан карасаң, алар — жөнөкөй, жупуну, жайбаракат басат. Бирок, сен алар менен жакындал тааныш, кишилердин ой-пикирин бил, ички дүйнөсүнө кир. Анда алар сага кичи пейилдүүлүгүн, сыр билгилигин, айкөлдүгүн таанытат. Тигил тоонун көзөлдүгүн тааныгандай эле сен, ошол тоонун эзелки турмушунун ак пейилин тааныйсың, аны жакшы көрөсүң. Анткени бул эл көп кылымдар бою тоолук болуп келишти. Тоодо әмгектениши, тоодон ырыс-кешик табышты. Тоонун укмуштай таза, салкын жели кишилердин дилине өттү, пейилин таза сактады. Эзелтен кишилердин жан-дилине айкашып, жедеп канына, сөөгүнө сицип калган элдик

асыл салт, элдик адеп-ахлак калыптанды». (Т. Сыдыкбеков. Мезгил сабактары. Фрунзе, 1982. 74-б.).

Бардык калктар сыйкуу эле, кыргыз эли да бала-нын келечекте кандай адам болоору, анын алган таалим-тарбиясына байланыштуу деп эсептешкен. Ушундан улам, эл исламдан танууланган «Ар ким пешенесине жазганды көрөт», «Баланын ким болушу алла-таала тарабынан алдын ала эле аныкталат» — деген кеп-кенештерди эбактан эле калпыс түшүнүк катары кабылдап келген. Тескерисинче, кыргыз эли бала али инсан эмес, анын адам болушу ата-энелердин, эл-журттун таалим-тарбия жөрөлгөсүнө байланыштуу деп карайт. Ошондуктан элдик макалда «Туулганына сүйүнбәй, турганина сүйүн» деп айтылат.

Эл ичинде кенири кездешкен «Баланы төрөйсүн го, бирок кыял-жоругун кошо төрөй албайсың», «Атана тартып уул туулбайт, энени тартып кыз туулбайт», «Баланы, айтып, деп, баштап оң жолго салбаса оңолбайт, адам болбайт» деген кеп-сөздөр да атайын тарбиялоо-нун зарылдыгын айкындап турат.

Атайын аң-сезимдүү тарбиялоо ишинин зарылдыгы «Манас» эпосунда да олуттуу проблема катары кюолган. Эпосто баяндалгандай Манастагы асыл баа сапаттар кудайдын кудурети менен көктөн көчүрүлгөн сыйкырдуу кубулуш эмес. Эл Манастын Ата журтту коргоочу баатырдык касиеттерин, эл тагдырын чечкен жетекчи көсөмдүгүн түздөн-түз ырааттуу уюштурулган тарбиялык иш аракеттердин жемиши катары карайт. Манас атайын уюштурулган «элдик мектептен» таалим-тарбия алат. Манасты туура тарбиялоо максатында мал чарба ишине, турмушка дасыккан даанышман таалимчи Ошпурга тапшырышат. Баланын дээр-зээнин, келечегин айныбай тааныган ақылман карыялар аны туура өстүрүп жетилдириүү үчүн өзгөчө камкордуктарды көрүшөт. Ошентип улуулардын өрнөгү, элдик оюндардын эрежетартилтеринин негизинде Манаста эр жүрөктүүлүк, калыстык, адилдик, боорукерлик сыйкуу сапаттар кичине кезинен эле көрөнгөлөнөт. Дегицкиси, «Манас» эпосунда Ата мекен, эл-журттун келечеги, тагдыр-таалайы урпактардын таалим-тарбиясына байланыштуу болот деген пикир өзөктүү идея катары берилет.

Алсак, арам ойлуу душмандын кастыгынан улам жарык дүйнө менен коштошуп жатып, Манас элдин тагдырын бешиктен бели чыга элек Семетейдин амандыгы, алган тарбиясы менен тыгыз байланышта карайт. Ошон-

дуктан, өмүрлүк жары Каныкейден «Семетейди бир тууганың Ысмайылга бактыр, он экиге чыкканча ата-эне жайын билгизбе, уулум он экиге келгенде элине жибер, арбагым бар болсо, тосуп алам» — деп анын алты санын аман сактап, ата-журтту коргоого даярдоосун өтүнөт. Демек, Манас өз мураскеринин жетим аталбай, Ысмайылдай нарктуу баатырдын тарбиясын, өрнөгүн алып, эр жетишин тилейт.

Каныкейдин кийинки өмүрү айкөлдүн дал ошол үмүт-тилегин орундаатууга, Семетейди бала кезинен ба-баларынын баатырдык салтында тарбиялап өстүрүүгө багытталат. Ошентип, эпосто урпактарга берилген тарбия улуттун улут катары учугун узартып, башкалар менен теңата ар намыс күтүп, алгалап жашоосун камсыз. кылган улуу күч катары көрсөтүлөт.

§ 3. Тарбиялоонун маңызы жөнүндөгү элдик түшүнүктөр

Кыргыз элинин түшүнүгүндө тарбия көп жактуу, таатал кубулуш. Анын маңызын ачып көрсөтүү үчүн кыргыз тилиндеги ага маанилеш жакын сөздөрдү семантикалык талдоого алуу зарыл. Эң оболу «тарбия» деген жалпы түшүнүктүн маңызын чечмелеп көрөлү. «Тарбия» дээрлик бардык түрк тилдерине арабдардын «тарбият» деген сөзүнөн кирген. Ал уйгур, азербайжан тилинде «тәрбийә», башкыр менен тараптарда «тәрбие», түркмөндөрдө «тәрбиә», кара-калпка жана өзбек тилдеринде «тарбия» деп айтылып, айрым тыбыштык гана өзгөчөлүктөргө учуралган. Семантикалык мааниси бардык түрк элдеринде бирдей, башкача айтканда, инсанды өнүктүрүү, өстүрүүгө байланышкан педагогикалык кубулуштарды жалпылоо маанисинде колдонулуучу чулу түшүнүк.

«Тарбия» деген унгу сөзгө -лоо мүчөсү жалганганда инсандын көп қырдуу сапаттарын калыптандыруу, өстүрүү процессин, мыйзам ченемдүүлүктөрүн мүнөздөөчү түшүнүккө айланат. Жалпылап айтканда, кыргыз элиндеги «тарбиялоо» түшүнүгү баланы багуу, кароо, анын акыл-эсин өстүрүү, ден соолугун чыңдоо, аны өрнөктүү жүрүм-турум адаттарына үйрөтүү дегенди билдирет.

«Тарбиялоо» деген түшүнүктүн ажырагыс компоненттеринин бири был «тартип». «Тартип» — фарс сөзү, кыргыз тилинде «ирет», «ырааттуулук» деген маанини билдирет. Ал эми «тартиптүү» деген сыйн атооч сөз ин-

сандын жүрүм-турумунун белгилүү ыраатка салынган-дыгин, андагы өрнөктүү, үлгүлүү инсандык касиеттерди мүнөздөйт. Демек, «тартиптүүлүк» бул тарбия алгандыкты, тарбиялангандыкты же тарбия ишинин натыйжасын билдириет.

Белгилей кетүүчү нерсе, аталган түшүнүктөр жалпы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин байыркы көркөм сөз мурастарында учурбайт. Мындан сөздөрдү «Манас» эпосунан да табуу кыйын. Мындан келип чыга турган божомол бул: аталган сөздөр түрк тилине ислам дини менен кошо кирип, алгач педагогикалык кубулушту мүнөздөөчү синоним сөз катары колдонулуп олтуруп, жаңы мазмун менен толукталып, түрүктүү жалпылоочу түшүнүккө айланган болуу керек.

Кыргыз тилинде тарбиялоо түшүнүгүнө синонимдеш төл сөздөр арбын. Алардын баары көп маанилүүлүгү менен айырмаланат. Бул элдик педагогикалык түшүнүктөрдүн маани-маңзыы баланын ар кыл жаш курагын-дагы ёсуп-өнүгүүгүү өзгөчөлүктөрүнө, ага ылайык камкордуктардын мазмунуна карай улам терендеп олтурат. Алсак, «торолтуу» деген сөз жаңы көз жарган наристенин ёсуп-өнүгүүсүн мүнөздөө иретинде колдонулат. Ал эми «алдейлөө», «бапестөө» деген түшүнүктөр ымыркайды көзөмөлдөп баккандардын аруу сүйүгө ширелген ар түрдүү камкордуктарын айгинелеп турат. Бирок, ымыркайды торолтуу иши-биз адатта ойлогондон алда канча татаал маселелерди өз кучагына алат. Мында эчен бир тарыхый, турмуштук сыноолордо такталган элдин педагогикалык көз караштарынын изи жатат. Эл ымыркай баланын торолшуу үчүн алгачкы айлары көбүрөөк уктоо зарылдыгын эске алып, аны көшүлтүү, чыргоолонсо сооротуу максаты менен алдей ырын жараткан. Бирок, алдей ырынын педагогикалык функциясы муну менен эле чектелбэйт, ал ымыркайды ар тарааттуу өнүктүрүүнүн өзгөчө усул-ыкмасы катары кызмат кылган. Алсак, бешик терметкен киши бешик ырын мұкам абаз, жагымдуу обон менен коштойт да, баланы көшүлтүп уктатып жатып эле анын назик угуу сезиминдеги музыкалык туюмун тил татымын ойготот, өстүрөт. Улуттук музыкалык ыргак баланын кабылдоо сезиминен эң алгач ушинтип түнөк алат.

Ошону менен бирге алдей ырында ата-энелердин баласынын келечек тагдыры жөнүндөгү көңүлүнө тынчтык бербеген санаасы да, илгерى үмүт-тилектери, ой-кыялы да өзөктүү идея катары берилет: «Алдей бөбөк, ыйлаба,

Ата-эненди кыйнаба. Жапкан нандын ортосу, Жүрөгүмдүн толтосу. Элин жоодон коргогон, Баатыр болоор бекенсің? Эл таалайын ырдаган, Ақын болоор бекенсің? Алдей-алдей ак бөпөм, Ақ бешикке жат бөпөм».

Байыркы кыргыздардын педагогикалык лексиконунда «телчикириүү» түшүнүгү кецири колдонулган. Бул түшүнүктөн кыргыздардын аңчылык өнөрүнө байланышкан адат-салттарынын изи ачык байкалат. Анткени, бул сөз күш, ителги, бүркүт таптоодо да, баланы жетилдирүүдө да кецири колдонулуп келген. «Уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат» деген макал да түпкүлүгүндө алгыр күштар менен адамдын өсүп-өнүгүүсүндөгү жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү мүнөздөйт.

Демек, эл кыраан, алгыр күштарды адамдын жанжолдошу, баатырдык идеалы катары гана кабылдабастан, анын өсүп-өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү кылдат үйрөнүп, балдарды дени сак, сезимтал, шамдагай, эптуү кылып өстүрүүдө устарттык менен пайдаланууга далалат кылган. Баланы телчикириүүнүн усулдары да ушуга неғизделген. Алсак, мында ата-эне баланы көкүрөгүнөн сүйөп, өйдө-ылдый эргитет, он-солго сзылтып күүлөйт, аны атайылап коркостукка көнүктүрө баштайт.

Мындаидай кыймылды ыргактуу уюштуруу иретинде коштолуп айтылуучу ырдын лексикалык курамынан де-ле табиятка шайкештик жөнүндөгү элдик педагогикалык көз караш ачык байкалат: «Кана, кана шумкар, Кана, кана тулпар. Мына, мына сыйзы, Мына, мына тызыды. Кана, кана тоо, Кана, кана зоо. Мына, мына атаң, Мына, мына энен».

Элдин педагогикалык лексиконунда көп кездешкен «багып өстүрүү» деген этиш сөздөр тарбиялоо иши көп кырдуу, көп жактуу иш-аракеттерге байланыштуу э肯-дигин айкындап турат. Тагыраак айтканда мындан «багып өстүрүү» дегендик, баарыдан мурда, баланы өз чейрөсүндөгүлөрдөн кем кылбай кийиндириүү, ичиндириүү, алты санын аман өстүрүү, акыл парасатын өркүндөтүү деген элдик педагогикалык туюмду билдиргендигин ачык баамдоого болот.

Тарбиялоо маселесине байланышкан элдик түшүнүктөрдү таанып-билип, тактоодо «үйрөтүү», «үйрөнүү» деген сөздөр өзгөчө маанингэ ээ. Түз маанисинде «үйрөтүү» тарбиячы, насаатчынын, ал эми «үйрөнүү» деген сөз тарбиялануучунун ишмердүүлүгүн сипаттайт. Бирок, элдик педагогика эмнелерди үйрөтүүгө жана үйрөнүүгө үгүттөйт? деген мыйзамдуу суроо туулбай кой-

бойт. Сөздүн тегине келсек, анын тамыры байыркы мезгилдерге барып такалат. «Үйрөн» деген унгу сөз байыркы түрк тилинде «өї» — ой жүгүртүү, ойлонуу, «ег» — ой, акыл-эс деген эки сөздүн курамынан турган. Түп маанисин түзмө-түз чечмелегенде башкалардын ақылына, кеңешине канык, өз алдыңча ойлон, ақылыны өстүр деген мазмунга ээ. Бул сөз азыркы түрк тилинде «огран», хакастарда «үгрен», уйгурларда «үгэн», азербайжан, башкыр, татар элдеринде «ойрэн», түркмөндөрдө «оврен», казактарда «үйрән», якуттарда «уорэн» деп айтылып, бирдей маанини, кандайдыр бир өнөргө, адамгерчиликтуу адат-салттарга ээ болуу деген түшүнүктүү билдириет. Демек, түрк элдери түп замандан эле адамдын өсүп, өнүгүүсүнүн башкы өбөлгөсү тарбиячы менен тарбиялануучунун аң-сезимдүү, максаттуу иш аракеттерине байланыштуу боло тургандыгын жеткилең түшүнгөн.

Семантикалык мааниси жагынан кыргыз тилиндеги «көз болуу», «кароо» деген сөздөр да баланы тарбиялоо процессине байланышкан негизги терминдердин катарына кирет. Тике маанисинде бул сөздөр баланы «канттууга қактырбай, тумшуктууга чокутпай» дегендей, сүүк көздөрдөн, ысык-сүүктан сактоого, анын пейилиндеги, жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөрдү көз жаздымда калтырбай, ага туура насаат, таалим берүүгө багытталған ата-эненин камкор мамилесин билдириет.

Кыргыз элинин тарбиялоонун маңызы жөнүндөгү түшүнүктөрүн ар тараалтуу аңдал-билүүдө «кемелине келтириүү», «баралына келтириүү», «эрэзеге жеткириүү» сыйктуу сөздөр да өзгөчө маанинеге ээ. Булар бир караңда текеш терминдер катары туюлат. Бирок, элдин тарбия практикасында алардын ар бири өз алдынча түшүнүк, өз алдынча өзгөчө педагогикалык функцияны аткарат.

К. Д. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» «Барал» — эр жеткендик, толук жетилүү (возможность, зрелость) деп түшүндүрүлөт. Демек «баралына келтириүү», «баралга жеткириүү» — деген түшүнүктөр, төгөрөгү төп, жигит катары жетилдириүү деген маанини билдирип, көбүнчө уул балдарды тарбиялоо өстүрүү процессин мүнөздөйт.

Ал эми «кемелине келтириүү» деген түшүнүктө адамдын жыныстык өзгөчөлүгү эске алынбайт. Башкача айтканда, «Кемелине келтириүү» кыз уландын кажар күч

рухий маданият, өнөр жагынан өнүгүп өсүп калыптан-
гандыгынын чен өлчөмү катары мунөздөлөт.

|| Кыргыз фольклорундагы «санат», «насыят», «терме»,
«нуска», «улгү», «үгүт» ырлары да генезиси, элдин тү-
шүнүгүндөгү колдонулуп келинген ар кандай семанти-
калык мааниси жагынан, элдик тарбия таалим деген
түшүнүк менен тамырлаш. Алсак, «санат, насят айтуу»,
«улгү, өрнөк, адеп көрсөтүү», «нуска сөз айтуу» сыйктуу
түшүнүктөр жаштардын жан дүйнөсүнө небактан ка-
лыптанган, аныкталган, такталган абийир ар, адеп ый-
мандуулуктун жол жобо эреже тартилтерин сицирүүгө
байланышкан улуулардын педагогикалык иш аракетин
туюннат. Албette, санат насяят айтуу табиятынан да-
нышмандык нускасы бар, турмуштук тажрийбасы мол
карьялардын гана энчиси болгон. Ал бара бара акын-
дар чыгармачылыгын чырайына чыгарып этикалык,
дидацтикалык жаңр катары өркүндөп өнүгүүгө ээ бол-
гон. Демек, санат-насяят айтуу, улгү көрсөтүү, нуска бо-
луу мазмуну жагынан да, таркалдуу чөйрөсү жагынан да
бир топ масштабдуу келет. Азыркынын тили менен айт-
канда алар ырааттуу коомдук тарбиянын көп кырдуу
көрүнүшү. Кыргыз тилинде адамдын тарбияланганды-
гын, маданий көрөнгөсүн мүнөздөп көрсөтүп турган тер-
миндер да арбын. Алардын катарына «каадалуу», «көр-
гөн-өскөн» сыйктуу сөздөрдү кошууга болот. Булар
түшүндүрмө сөздүктөрдө «каада», «салт» деген түшү-
нүктүн түгөйү катары чечмеленген. Ал эми «каадалуу»
деген сүн атооч сөз адамдын ички тартибин, адебин,
жүрүш-турушун сылпаттоо маанисинде колдонулат.

Элде кыз каадасы, уул каадасы, жигйт кадаасы, ке-
лин каадасы, байбиче каадасы, аксакал каадасы өз-
өзүнчө жиктелип айтылат. Дегинкиси «каадалуу» деген
түшүнүк ар ким өзүнүн жаш курагына, турмуштагы
ордуна, вазийпасына ылайык адеп-тартипке, акыл-таж-
рийбага, жүрүм-туруум маданиятына ээ болуу зарылды-
гын шарттайт.

Кыргыздардын күнделүк турмушунда көп кездешкен
«көргөн-өскөн» деген сөздөрдө да терең педагогикалык
мазмун катылган. Ал сөздөр, көбүн эссе акыл-эси менен
айырмаланган, жүрүм-турууму өрнөктүү, адептүү, нарк-
туу адамды мүнөздөө иретинде айтылат. Ушуга байла-
ныштуу элдик макалдарда «Көргөн көргөнүн кылат,
кесөө түрткөнүн кылат», «Көп жашаган билбейт, көптү
көргөн билет» деп айтылат. Ал эми жеке адамдын «көр-
гөн-өскөндүгү», ошол адамдын жашаган чөйрөсүнүн,

эл-журттун адеп салтынын, таалим-тарбия жөрөлгөлөрүнүн түздөн-түз туундусу. Ошондуктан, элде өрнөктүү адамга мүнөздөмө берээрде «Көргөн-өскөн салттуу, нарктуу элдин кулуну тура» деп, ал эми ыйман-ызааты төмөн адам жөнүндө «Көргөн-өскөн эли ошол болсо, не кылсын» деп андагы айырмалуу сапаттарды, таалим алган эл-журту, урук, уруусу менен тыгыз байланышта карашкан.

Талдоого алынган сөздөрдө таистыкталгандай, кыргыз элинде тарбиялоонун маңызы жөнүндө көп кырдуу, ырааттуу түшүнүк берүүчү терминдер, педагогикалык туюнталар арбын. Бирок, элдин рухий турмушундагы динамикалык процесстер ал түшүнүктөрдүн маани-маңызы менен педагогикалык практикадагы колдонулуш тартибине таасирин тийгизбей койгон эмес. Алсак, азыр «телчикириүү», «торолтуу» түшүнүктөрү көбүнese архайкалых педагогикалык термин катары каралып, мал чарбачылыгында гана активдүү колдонулат. Ал эми жогоруда көрсөтүлгөн элдик педагогикалык түшүнүктөрдүн көпчүлүгү, тарбиялоо процессинин айрым бир компонентин сыпаттаган, же көмөкчү түшүнүктөр катары гана кабылданып калгандыгын байкоого болот. Мында, баарыдан мурда, тарбиялоо деген башка тилден кирген сөздүн маңыз-мазмуну улам тереңдеп, улам кеңейип улам байып олтуруп нағыз улуттук түр-түспөлгө ээ болгонун эске алуу зарыл.

§ 4. Тарбиялоонун максаты жана милдеттери

Кыргыз эли тарбиялоонун максаты жана мазмуну жөнүндөгү кылымдардан берки түзүлгөн түптүү көз караштарын «адам кылуу» деген жөнөкөй жана улуу түшүнүк менен туюннат. «Адам бол» деген бийик талапты ар бир ата-энэ бала сөзгө түшүнө баштагандан эле кулагына куюп, жан дүйнөсүнө синире баштайт.

Кыргыз элинин алмустактан келаткан рухий-педагогикалык изденүүлөрү, тажрыйбалары да «Канткенде адам уулу адам болот» (Ч. Айтматов) деген арыбас ойсанаанын учугун табуу, аны жүзөгө ашырууга байланышкан улуу максат, умтулууларга негизделген.

Кыргыздар сырт турпаты менен рухий көренгөсү шайкеш, төгөрөгү төп инсанды «чыныгы адам», «адамдын асылы», «адамдын адамы» деп сыпаттайт. Адатта, дүйнөдөн көзү өткөн, жүрт сүймөнчүлүгүнө татыктуу инсанды «кандай адам кайра жааралбас», «кайран жан,

адамдын адамы эле» деп, анын өрнөктүү жорук-жосундарын ти्रүүлөр үчүн үлгү тутушат.

Ата-бабалардын «чыныгы адам», «адам манзызы» жөнүндөгү ой толгоолору, акыл тыянактары өзгөчө фольклордук чыгармаларда ар тараптуу чагылдырылган. Алсак, уламыш, аңыз-аңгеме, жомоктордогу Акыл карачач, Жээренче чечен, Қарач баатыр, Алдар кесе, Асан Қайғы, эпостордогу Манас, Бакай, Алмамбет, Семетей, Кошой, Ак Балта, Эр Табылды, Курманбек сыйкатуу элдин сүймөнчүлүгүнө айланган каармандардын образдарына этнопедагогикалык талдоо жүргүзүү, кыргыз элинин «чыныгы адам» жөнүндөгү түшүнүктөрүн ар тараптуу аңдал-түшүнүүгө жардам берет.

Элдин педагогикалык түшүнүгүндө инсандык идеалдын да өзүнчө иерархиясы, өзүнчө орду бар. Бул «Башкасын кооп Манасты айт» деген эл ичинде кездешүүчү санат кепте ачык туунтулган. Ырасында эле, Манас эзелтен элдин ан сезиминде чыныгы адамдын башкы идеалы катары бекем орун алган. Эпосто Манастын көп кырдуу адамдык сапаттарынын мазмуну «жеткилең», «оён», «сырттан», «берен», «айкөл», «эр», «жетик», «ойрон», «өткүр», «санжыргалуу», «кайран», «деңиз», «берешен», «чалкар» деп, оозеки чыгарманын тилине мунөздүү этикаллык эпитеттер аркылуу сыйатталат.

Дегинкиси, эл Манасты адамзат жашоосун камсыз кылган, ааламдагы бардык касиеттүү нерселер тутумунаң турган асыл зат адам катары тuu тутат. Анын айкөл, орошон мээримдүүлүгү, ай менен күнгө, сүйкүмдүүлүгү, асылдыгы, алтын менен күмүшкө, алл баатырлыгы жерге салыштырылат. Мындай салыштыруулар кыргыз эпосторунун бардык каармандарынын ичинен Манаска гана мунөздүү.

Баамыбызда «Манас» деген сөз тек адамга коюлуучу ысым гана эмес, байыркы мезгилдерде адамдын улуу, ыйык нарк-дөөлөттөрүнүн синтези, адеп-ахлактык категория катары кабылданып келген болуу керек. Эпостогу: «Аты да Манас турбайбы, Заты да Манас турбайбы, Өзү да Манас турбайбы, Сөзү да Манас турбайбы»,— деген кош кабат купуя түшүнүктөр да ушундай божомол бүтүм чыгарууга түрткү берет.

Манас деген аттын кыргыз элинде ыйык тутулушу, аны Христостун ысымындай балдарга ыйгарууга жол бербөө, анын арбагына сыйынуу, ант берүү сыйкутуу ырым-жырым, салтардан деле мына ошону баамдоого болот.

Манастын инсанындагы өрнөктүү касиеттер кайсылар? Эл анын инсанын кылымдык тажрыйбалардын негизинде калыптанган эң жогорку адеп-ахлактык чен-өлчөмдөр менен таразалайт. Башкача айтканда, Манас турум-турпаты менен кыргыз адамынын реалдуу да, идеалдуу да' үлгүсү. Ырас, ал башкалардан өзүнүн баатырдык айбаты менен айырмаланат. Бирок, эл ичинде үй-бүлөдө, чоролорунун арасында жөнөкөй гана бир киши, карапайым жана боорукер. Акыл айткан улууларды туу тутат. Аял затын урматтай билет. Чын дилден айтылган сынды терикпей угат. Чоролорго, өзүнөн кичүүлөргө ызаат менен мамиле кылат. Жан дүйнөсүн, баатырдык салтын ошолорго ыйгарууга далалат кылат. Манас ак көңүл, айкөл. Душманына да ак көңүлү менин ишене берет. Анын бул касиети эпосто «сүү ич десе, уу ичкен омбул-домбул эр ошол» деп сүймөнчүлүк менин мүнөздөлөт. Манастын инсанындагы өрнөктүү сапаттарды санай берсе арбын. Ошентсе да, анын наркнасилиниң өзөгүн «Өз.камын ойлогон өспөйт, эл камын тилогон көктөйт», «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде», «Ата баласы болбосоң да, эл баласы бол» деген жогорку даражада өнүккөн атуулдук аң-сезим түзөт. Ошону менин бирдикте Манас үчүн баарынан улуу, ыйык салт — доступ, тилектештик. Манастын бул сапаттары анын Алманбет менин доступ мамилеси жана тили тектеш түрк калктырын баш коштуруп, ынтымакка келтирүүгө умтулуусу аркылуу ачык берилет.

Манастын асыл касиеттеринин бири — чынчылдык, калыстык. Ал өз сөзүндө турган, айтканын ар дайым так аткарған чыныгы эр. Мисалы, «Чоң казат» учурунда толук жецилээрине аз калган Конурбай жаңы күч чогултуп алуу үчүн амал менин жети күн тыным сураса, Манас макул болот. Бул арам ойдун төркүнүнө көзү жеткенде да, ал өз сөзүн бузуудан баш тартат.

Кыргыз элинин тарбия концепциясында уул балдар менен кыздардын идеалы алардын үй-бүлөлүк жана коомдук турмуштагы ордуна, функциясына карай өз алдынча, өзгөчө мерчемдер менин аныкталган. Атап айтсак, уул балдарды тарбиялоонун идеалы — байыркы доорлордон азыркы күнгө чейин «Эр жигит» деген түшүнүк менин туюнтулуп келет. Бул түшүнүктүн мазмуну түбү бир түрк элдеринин баарында бирдей кабылданышы, алардын педагогикалык маданиятынын кыртыши бир экендигинин дагы бир далили. Кыргыз элинин «Эр жигит» жөнүндөгү түшүнүгүндө «Манас» эпосундагы

идеалдуу инсан жөнүндөгү адеп-ахлактык чен-өлчөм-дөрдүн таасири да ачык байкалат. Демек, «Эр жигит» түшүнүгү калайык-калктын уул балдарды тарбиялоого байланышкан абыл туюунун, тарыхый тажрыйбаларынын туундусу.

Салыштыра алганда «Эр жигит» идеалынын мазмуну орус элиндеги «*казамат уул*» (добрый молодец), жапан элиндеги «*самурай*», англичандардагы «*жентельмен*» деген түшүнүктөргө жакын. Алардын баарына төң эле албеттүүлүк, эр жүрөктүүлүк, тайманбастык, кичи пейилдик, калыстык, шайыр-шайдооттук сыйктуу жалпы касиеттер мүнөздүү. Демек, жигит идеалынын мазмуну жалпы адамзаттык нарк дөөлөттөргө щайкеш.

Жигиттик, айрым жаштар женил балагандай, мырзачылык кылып жасанып, жорго минип, күш салып, оюн-тамаша куруп, үлпөт үстүндө жүрүү эмес. Жигиттик — адамдын коомчул нарк-сезиминин жетилгендиги. Ал өнөр билим, тажрыйбага ээ болуунун, атуулдук жетилүүнүн чен-өлчөмү. Элдик макалда, «*Жигитке жетимиш өнөр азыр кылат*», деп тегин жерден айтылбаса керек. Кыргыз макалдарында «*Эр жигиттин*» моралдык кодекси эл ичинде эзелтен калыптанган төмөнкүдөй мерчемдер менен мүнөздөлөт: «Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат», «*Жигитке бир сыр, жети кыр керек*», «*Элден безген эр эмес, жоодон качкан шер эмес*», «*Эр намыстын кулу*», «*Эрдин даңкын эмгек чыгарат*».

Эр жигит түшүнүгүнүн эзелтен калыптанган мазмунун ар тараптуу ачып көрсөтүү, аны жаңы доордогу руханий баалуулуктардын жана өз тааным-тажрыйбасынан келип чыккан абыл ойлор менен байытуу ақындар чыгармачылыгында да салтка айланган көрүнүштөрдүн бири. Албетте, бул темага бардык эле ақындар кайрылса да, айтарлык натыйжалага табиятынан даанышмандык нускаасы бар ақындар гана жетише алган. Ошолордун бири Б. Алыкулов болгон.

Адабиятчы К. Даутов таамай белгилегендей: «Барпы адамды ар кандай чен-өлчөмдөр менен, ар тараптан келип карап, түрдүү мүнөздөрдү салыштырып талдал, терс жактарын иргөп таштап, оң сапаттарынан алып кошумчалап, жалпылап олтуурup (скульптор түрдүү этюддардан жалгаштырып келип бир тулкуну түзгөндөй), өз идеалындагы ошондой личносттүн көркөм концепциясын иштеп чыккан». (К. Даутов, Таланттар жана тагдырлар. Ф.: 1988. 69-бет.).

Атап айтканда, акын «Болбоор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын», «Жигиттик», «Марттык», «Баатырдык» деген ырларында биз сөз кылып жаткан эректер тобунун мүнөз дүйнөсүн иликтеп, өзүнүн байкоолору менен коштоп, жалпылап, эр жигиттин ырааттуу идеалын түзгөн. Акындын пикири боюнча чыныгы жигиттин артыкча ар-намысы, сөздөрүнүн курчу, бекем эрки, өзгөчө сүрү болот. Чыныгы жигит барда да, жокто да ар-намыс менен адамдык наркты бийик сактайт. «Кедей да болсо малдуудай, Чырмаган дартка карабай. Чабан да болсо алдуудай, Чындык сөзүн бётке айтат, Чангеттен аккан шар суудай».

Чыныгы жигит коомчул ыкластын алып жүрүүчүсү Аңдайлар: «Элдин ишин тууралап, эч кимге қылбайт кыянат, өзүнөн улуу кишиден, адеп сактап уялат», «Кеңешин элге билгизет, береке пейил киргизет. Калк намысын талашат, Тууганына туу болот, душманына келгенде, чылап койгон уу болот». Эр жигиттин наркнаасили акындын «Сা�нат» аттуу ырында төмөнкүдөй сапаттар менен толукталат: «Қалың элдин калкасы, Болгон жигит жакшы экен. Қабар келсе бир жерге, Жеткен жигит жакшы экен. Кадыры элге бөтөнчө, Откөн жигит жакшы экен. Адамга катык тийбegen, Майын жигит жакшы экен. Қөпчүлүктүү күлдүргөн. Шайыр жигит жакшы экен».

Жалпылап айтканда жигиттик-жетик акыл, ак дил, тунук сезим, тең караган калыстык, сылыктык, кичи пейилдик, кайраттуулук; шайырдык, шайдооттук. Аны дайыма эл мүдөөсү жетектейт. Ал өмүрүн, әмгегин, эрдигин, эл-журт тагдырына анын көлечек бактысына бағыштайт.

Ал эми, аял затынын идеалы кандай чен-өлчөмдөр менен бааланат? Қыргыз эли байыртан эле аялдардын коомдогу ордун жогору баалап, аларга ызат-урмат менен мамиле кылышкан. Элдин түшүнүгүндө аял үйдүн куту, турмуштун туткасы. Элдик макалдарда таасын туюнтулгандай, эр жигиттин коомдогу орду, мартабасы, бедел-кадыры, бак-таалайы алган жарына жараша болот: «Жакшы катын жаман эрди эр кылат, жаман катын жакшы эрди жер кылат», «Катыны жакшы болсо эри бактылуу болот», «Алганың жакшы болсо жакаң агарат, жаман болсо чачың агарат». «Манас» эпосунда Манасты Манас кылган Каныкей» деген сөздү баатырдын достору да, кастары да айтышат.

Жакшы кыз ата-эненин гана эмес, жалпы уруқ, уруунун абиири, ырыссысы, Коомдук пикир кыз баланын ыйман-ызаатын, үй-бүлөлүк турмушка даярдыгын, баарынан мурда ата-энелердин таалим-тарбиясына байланыштуу караган. Ушуга байланыштуу ата-бабалар, «Келин жаман эмес, келген жери жаман», «Кыздын сыйры төркүнүнө маалым», «Кызың жаман болсо жети атана жетээр, аттигинин ай деп, өмүрүң етөөр», деп нускайт.

Келин жаман болсо, кесири келген жерине тиери жөнүндөгү акыйкат пикир «Кыз узатуу кошогунда» да кыздын жан дийнөсүнө жетээрлик таасирдүү сөздөр менен айтылат: «Артылып камчы салдырба ботом, Атана наалат айттырба ботом, Эңилип камчы салдырба ботом, Энене наалат айттырба ботом». Элде, «Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат» деген тамаша-чыны аралаш айтылып жүргөн ылакап кеп бар. Бул тек гана бейтаалай бирөөнүн «күйдүм чогу» эмес. Мында кыздарды тарбиялоо, кылдат мамилени, татаал түйшүктүү, өзгөчө билим менен тажрыйбаны талап кылары жөнүндөгү элдик эскертүү да, ектөм талап да жатат.

Ырасында эле, кыргыз эли кичине кезинен эле кыз балдардын кулк-мүнөзүнө кылдат байкоо жүргүзүп, алардын адебине, жүрүм-турум маданиятына кा�туу талап коюшкан. Кыргыздардын «Кыздуу үйдө кыл жатпайт», «Кызга кырк үйдөн тыюу», «Уулдуу болсон узун сүйлөбө, кыздуу болсоң кыя сүйлөбө» деген макалдары да белгилүү өлчөмдө кыздардын инсанына коюлган талап, аларды тарбиялоонун көп кырдуу өзгөчөлүгүн мүнездөп турат.

Кыргыз эл педагогикасында аял затынын идеалын таамай, так туюнтуп турган «Ак жоолук делбир», «Ак көрпө жайыл», «Жабуулуу кара инген» деген түшүнүктөр да кездешет.

Көрүнүктүү тилчи, академик Х. Карасаев «Накыл сөздөр» китебинде «Ак жоолук делбир» түшүнүгүн төмөнкүчө чечмелейт: «Мындай аял сымбаттуу келет. Күйөсүнүн кенедей да көңүлүн калтырбайт. Жоро-жолдоштору дайыма келип турат. Аларды сүйлөгөн сөзү, кылган кылыгы менен ыраазы кылат. Үйүн таза кармайт. Балдарын куурчактай кылып кийиндерет. Маньдайы жарык болот». (Х. Карасаев. Накыл сөздөр.—Ф., 1982, 18-б.).

Қыргыз элинде «Ак көрпө жайыл ургаачы» түшүнүгү ақылга дыйкан, мээримдүү, адамгерчиликтүү, жүрүмтуруму менен өзгөлөргө өрнөк боло алган аялды сыпаттоо иретинде колдонулат. Ал эми «Жабуулуу кара инген» үй турмушунда бардык түйшүктүү мойнуна алган, уздугу, чеберчилиги менен айырмаланган, ушакайыцга кошулбаган, ашыкча кеп сезү жок, көтөрүмдүү, көңчүлүктүн ишине активдүү катышкан аял. Аял затына карата мындай аныктамалар «Манас» эпосунда да учурайт: «Ак көрпө жайыл ургаачы, Аты элге дайын сындачы. Жабуулуу катар кара ғингэн, Жакшысы элге билинген.»

Дегеле, «аял баркы», анын коомдогу орду, идеалдуу нарк-насили жөнүндөгү элдик түшүнүктөр «Манас» эпосунда ар тарааптуу чагылдырылган. Ч. Айтматов муну эпостун прогрессивдүүлүгүнүн айкын далили катары мындай дел жазат: «Эпостун бийик гуманизими имандык сабагындагы таасын тартылган аялдын образынан эле сезилет. Ал гана эмес, бүгүнкү күндүн эстетикалык талабы, түшүнүгү менен мамиле этсөн, эпостогу аял анчайын ишкер, колунан көөрү төгүлгөн уз гана эмес, эң оболу ал — өзүкчө сын көз карашка ээ болгон индивид, инсан. Ошону менен бирге ал жоокердин тантайлаш шериги, акылман кеңешчиси, баатырдыгынан да кем калбаган жан жолдошу. Ошол түнд заманда дүйнөлүк прогресстен сырткары шартта жараган элдин эпосунда аялга ушундай баа берип, аялдын акылын, ибаатын, ишмердүүлүгүн, баатырдыгын романтизациялаган көркөм чыгармага азыр да таң калбай кароого мүмкүн эмес. («Манас». С. Орозбаковдун варианты. I китеп, Ф., 1979. 11-б.).

Атактуу жазуучунун бул аныктамасы түздөн-түз Қаныкейдин образына тийиштүү. Анткени, эл Манастын образы аркылуу эркектердин идеалын жаратса, Қаныкейдин образына өрнөктүү аял заты жөнүндөгү түптүү түшүнүктөрүнүн барын түгөлдөп жыйнаган.

Эпостук түшүнүк боюнча аял заты жароокер жар, коломтонун жылуулугун өчүрбөгөн үйдүн куту гана эмес, эр азаматтын төң тайлаш шериги, акылгөй кеңешчиси болууга тийиш. Ошондуктан, Манас болочок өмүр шеригине төмөнкүдөй өктөм талаптарды коет: «Оюмда жүргөн кызды алам, Керемети кенди алам, Акыл-эси ошонун Мени менен тенди алам. Алты жылдык зыянды, Биле турган кызды алам. Акыл кошуп жанымда, Жүрө турган кызды алам». Мындан қыргыз элинин жакшы

аял жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн өнүгүш динамикасы да ачык байкалат.

Эпосто Манастын мурдагы аялдары Караберк, Ақылайлар көрк-келбети жагынан Қаныкейден жорору турушат. Бирок, алар сыр билгилік, қыраакылық, мәннеткечтік жагынан өксүк инсандар. Ошондуктан, Алманбет аларды Манасقا ыраа көрбей, «Сен али бойдок экенсін» — деп аны ақылы терең, билгич, баамчыл Қаныкейге үйлөнүүге үгүттейт. Қаныкейдин калк кастарлаган касиеттеринин бири чебер уздугу, жанда жок мәннеткечтиги. Алсак, ал атса оқ өтпөгөн, чапса қылыш кеспеген Акколпокту алты ай бою уз қылыш саймалайт, болот ийне менен шырыйт, аземдеп жасалгалайт. Кекөтейдүн ашындағы балбан күрөштө Кошойдун қыргыздарға намыс алыш берши да Қаныкейдин чебер уздугу, мәннеткечтиги менен байланыштуу, башкача айтканда, ал тиккен кандагай шым түздөн-түз жециштин өбөлгөсү болгону чындык. Ал эми чон казатка аттанаарда жоокерлер учун жасаган соот-чопкутун, тамак азыктарын коруп Манас ыраазычылық менен, «Атаң апаң дебеске, артылта камчы салбаска, артынан куну калбаска, Ак келтенин огу урсун, көк милтенин чогу урсун»—деп ант берет.

Демек, аял затын уздугуна, чеберчилигине, мәннеткечтигине карап баалоо байыркы замандардан бери келе жаткан салттуу көрүнүш. Бул чен-өлчөм әл ичинде азыр да күчүндө. Алсак, айылга жаңы келгөн келиндин кандай адам экендигин билүү максатында көбүнесе «Қылган-эткени кандай экен?» деген суроо беришет.

Идеалдуу аял зат катары Қаныкей әл-журт, тууганурук, ынтымак-ырашкерликтин данакери. Анын өрнөгү аркылуу «Тууганды тууган қылган аял» деген әлдик аныктама ар тарааттуу бекемделет. Қаныкей төркүнү башка болсо да қыргыз элинин карысын да, жашын да, алдуусун да, бей-бечарапарын да баарын чын дилден ызаттайт, урматтайт, башкаларды да ошого үгүттейт. Манастын айланасына қырк уруу әлдин топтолуп, тараап кетпей, чыр чыкпай биргэ жашап, қыргыз элинин келечеги, бүтүндүгү үчүн улуу максатка умтулууларынын себептеринин бири да Қаныкейдин көрөгөчтүгү, жөн билгиліги менен түшүндүрүлөт.

Анын қыргыз жерине, элине болгон терең сүйүүсү, ызаат-урматы «Семетейдеги», «Қаныкейдин жомогу» деген бөлүмдө етө күчтүү сезим менен берилген. Ал бүткүл тагдыр таалайын қыргыз калкы менен байланышта

карайт. Аларсыз өзүн бактысыз, алсыз, күчсүз эсептейт: «Бел байлаган белим жок, Бекинил жаткан жерим жок Берендин зайбы деп турган, Берешен кыргыз элим жок! Көз айланса зоо да жок! Қалдайган каардуу тоо да жок! Кайыргабагын жөнү жок, Асылым, женем, койгун— деп, көңүл айтып коюуга, Аргын, кыргыз элим жок»,— деп арман кылат.

Элдик түшүнүктө аял затынын идеалы анын балдарга карата мээрман сүйүүсү менен гана эмес, баарыдан мурда аларды элдин, улуу муундардын эреже-салтына ылайык тарбиялоого багытталган мээнети, билгичтиги, чеберчилиги менен өлчөнөт.

Каныкейдин инсаны да ушул чен-өлчөмдөргө төп келиши менен чырайына чыгат, калың элдин кадыр-сыйына ээ болот. Каныкей энелик аруу тилек менен «Манастай болгон чунактын караанына жалынып, алыста калган элине, аныктап тиер керегиң» деп, ички толгоо кайрыктарын, атайын уюштурган тарбия салттарын Семетейдин келечегине, ата журтунун тагдыр таалайына багыштайт.

Эпосто куудуп, азган элинин чачылганы жыйналып, жоголгону табылып, түзөлүп, уланып кетиши Каныкейдин энелик жана тарбиячылык ишмердүүлүгүнө: Семетейдин суук көздөн сактап, шумкардай таптап ата-бабаларынын баатырдык салтында чебер тарбиялай алгандыгы менен түшүндүрүлөт. Ошентип, Каныкейдин инсаны эне коомдун түзүүчүсү, уюткусу деген жалпы адамзаттык акыйкатты ар таралтуу ырастайт. Эпостогу, «Калк энеси Каныкей» деген мүнөздөмөнүн төркүнү да мына ушунда. Ошондуктан калктын педагогикалык ақылмандыгы Каныкейди уругу уланып, түбөлүк эл эсинде жашап калган каармандардын катарына кошкон.

§ 5. Элдик тарбиянын эреже-жоболору

Арийне, калктын рухий турмушунун бардык кубулуштарындай эле тарбия практикасы да ырааттуу эреже-жоболорун негизинде жүзөгө ашырылган. Жалпысынан кыргыз элинин салттуу тарбия маданияты табиятка шайкештик, тарбиялануучунун курактык жана жекекче өзгөчөлүктөрүн эске алуу, баланын инсанын урматтоо менен ага коюлуучу олуттуу талаптардын биримдигине жетишүү сыйктуу ж. б. принциптерге негизделген.

Кыргыздардын адам табияттын бир бөлүгү деген туюм курчап турган ааламды адамзададан жолу улук деп эсептөөсү, жандуу жаратылышка сыйынуусу тарбиялоо ишин табиятка шайкеш жургүзүү салтын калыптандырган. Чындығында эле кыргыз эли башынан кечирген көп кылымдык көчмөндүк турмуш, табияттын улуулугу менен сулуулугу адам жашоосу менен табият жашоосунун ортосундагы ортоқ белгилерди терең баамдалат-түшүнүүгө түрткү берген.

Кыргыз эли табиятты, баарыдан мурда, рухий баалуулуктун атрибуту катары карашкан. Алар жан-жакадагы чалкар табияттын эчен бир ажайып кубулуштары менен куюлушкан таасирлерине суктанып гана тим болбостон, алардын асыл касиеттерин жаш муундардын жан-дүйнөсүн калыптандырууда үлгү, өрнөк тутушкан. Бул түптүү түшүнүк, ынаным элдин санат ырларында төмөнкүчө осуятталган: «Асыл болсоң күндөй бол, Ааламга жарык нур берген. Жакшы болсоң жердей бол, Баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, Баарын жууп кетирген. Улукман болсоң жердей бол, Ушунча жанга дем болгон».

Бул саптарда таасын көрүнүп тургандай, кыргыз эли адамдын жашоо турмушу, анын нарк-насили аалам түзүлүшүнүн өзүндөй төрт тарабы шай,gormониялуу болушун тилек кылган.

Эл илгертеден эле Ай менен Күнду ажайып сулуулуктун, аруулуктун, адилдиктин символу катары кабылдалат келген. Адатта, жомоқтордо, дастандарда, аял затынын турлаты «Ай десен айда жок, күн десен күндө жок» — деп сүрөттөлөт.

Элдин салттуу ой жүгүртүүсүндө Ай менен Күн жер жүзүндөгү жашоо тиричиликтин өмүр азыгы. Алар түбөлүк кыймылда, түбөлүк карыбайт. Ошондуктан, Ай менен Күнгө карата этикалык жана эстетикалык ызаатурмат, сыйынуу салты калыптанган. Мисалы, Байыркы кыргыздар ай жаны чыккан кезде, аны жакшылыкка багыштап, ага бала-чакалары менен жүгүнүшкөн. Жайында ай көргөн жеринен чөп терип, үйлөрүнө алый келип өрттөшкөн.

Ал эми күнгө табынуу адамдарды адептик-этикалык жақтан өстүрүүгө өбөлгө болчу ритуалдар менен коштолгон. Ата-энелер күнду таза тосуп алуу үчүн күн чыкканга чейин таза жуунуп, эшик короону тазалоону балдарынан талап кылышкан. Мындай иш-аракеттин жүйө

Сүн «Күн чыкканча турбасаң ырысқыдан кур кала-
сын» — деп түшүндүрүшкөн.

Кыргыздарда жер, асманды ыйык саноо, идеал тутуу
салтынын байыркы замандарда эле болгонун кытай
жазмалары да бекемдеп, ырастап турат. Алар биздин
заманга чейинки соңку кылымдарда ата-бабаларбыз
жерге, сугуға сыйнышканын кабарлайт. Чындыгында
эле кыргыздар учун жер-ыйык, ал байыртан эле улуу-
луктун, мээрмандыктын, жоомарттыктын символу катары
кызмат кылып келген. Ошондуктан, кыргыздар жер-
ди — Жер-Эне деп ыйык зат катары урматташат.

Жогорку мисалдардан таасын байкалгандай, кыр-
гыздардын дүйнө түшүнүгүндө аалам көрүнүштерү
адамдын адеп-ариетин аныктоочу этикалык, эстетика-
лык категория катары кызмат өтөп келген. «Манас»
эпосундагы элдин сүйгөн баатыры Манастын «Асман
менен жерицдин, Тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен
Күнүндүн, Бир өзүнөн бүткөндөй. Асмандағы ай-күнүн,
Жаркынынан бүткөндөй», — деп сыйпатталышынын себеби
да ушундан болсо керек. Манастын турпаты жана
жан дүйнөсүнүн маңызы мында Асман менен Жердей,
Ай менен Күндөй аруу, ыйык, бийик экени сезилип
турат.

Ал эми айланадагы өсүмдүктөр, жаныбарлардын
турпатынан, жашоо образынан жалпы адамзат учун
үлгү, өрнөк болуучу сапаттарды издөө, аларды символ-
доштуруу бардык дүйнө элдеринин салттуу тарбия ма-
даниятына таандык көрүнүш. Маселен, Кытай элинде
«пион — байлык менен атак-данктын, бамбук — акыл-
мандыктын, лотос аруулуктун символу катары кабыл-
данат». (Виноградова С. Г., Китайская пейзажная живопись. М., 1972, 7-б.).

Жандуу жаратылыштын түркүн дүйнөсүн этикалык
планда андап түшүнүү аракети кыргыз элини педагоги-
калык маданиятынан да ачык байкалат. Айталы, байыркы
кыргыздар балдарды баатырдык салтка тарбиялоо-
до, айрым жаныбарлардын артыкча касиеттерин астей-
дил өздөштуруп өрнөк, үлгү катары пайдаланып
келишкен.

Бул эзелки элдин түшүнүгү «Манас» эпосунда да
ачык берилген. Алсак, Жакыптын жарык дүйнөгө келе
элек бала жөнүндөгү көргөн түшүн көптү көргөн көсөм-
дөр, көкүрөгү тунук чечендөр төмөнкүчө чечмелешет:
«Жакып, сен түшүндө кыраан күш кармап алсан, баа-
тыр балалуу болосун, көптөн берки кайги капаң жого-

лот экен! Ай мунарын жем кылып, аябай сыйлап бакканың, ай тийген жердин баарысын, алат экен баланызы! айда тынып санааңыз! Күн мунарын жем кылып, күпкөлөң жүрүп бакканың күн тийген жердин баарысын күтөт экен баланызы, күндө тынып санааңыз!.. Байбичендин ажыдаарды ат кылып мингени, ошол балан ажыдаардай айбаттуу, арыстандай кайраттуу болот экен!»

Демек, элде байыртан эле арстан, жолборс, ажыдаар, бүркүт эр жүрөктүүлүктүүн, тайманbastыктын, айбаттуулуктун символу катары кабылданып келген. Адатта эпостук баатырлар «жолборс жүрөк», «арстандай айбаттуу», «бүркүттөй тектүү», «шумкардай эптүү»; «сагызгандай сак» деп сыпатталат.

Эл журтка арка жөлөк болуп, ак кызматы сиңген адам менен түбөлүк коштошоордо аза кайғысын «арстанымдан айрылдым», «жолборсумдан айрылдым», «түйгүнумдан айрылдым» деген өксүк менен билдиришкен.

Эзелки замандарда жараган улуу түшүнүктөр элдин педагогикалык салттарында азыр да уланып келе жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүш айрыкча кыргыз элинин ат коюу салтынан ачык байкалат. Алсак, кыргыздар азыр да уул балдарга ат-коюуда алардын эр жүрөк, кайраттуу, шер болуп жетилишин тилек кылып Арстан, Жолборс, Бүркүт, Шумкар деген ысымдарды ыйгарышат.

Дегеле жан-жаныбарлардын, адамдардын кылкыжоругун, жашоо образынын ортосундагы жалпылыкты салыштырып олтуруп этикалык тыянак, бутум чыгаруу кыргыз эл педагогикасына таандык өзгөчө көрүнүш. Буга төмөнкү макалдар күбө: «Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жуушайт, азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт», «Дарак жемишинен таанылат, адам акылынан таанылат», «Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар», «Адеби жок жигит жүгөнү жок атка окшош», «Акыл жаш уландан, жүгүрүк тай куландан», «Тал чыбыктын ийилгени сынганы, жаш жигиттин уялганы өлгөнү». Мындағы табият менен адамдарга таандык жалпы сапаттар конкреттүү педагогикалык кубулуштуу, жобону түшүндүрүүдө бирин-бири толуктап, бирдей функцияны аткарып турат.

Элдин түшүнүгүндө таалим-тарбиянын жемиштүүлүгү өнүгүү жолундагы адамдын өмүр жашынын бардык баскычтарынын өзүнө таандык өзгөчөлүктөрүн таамай, так билип, ага ылайык ырааттуу камкордук көрүүгө көп жагынан байланыштуу. Мындаай адамдын тигил же бул

курактык өзгөчөлүгүн мүнөздөгөн жалпы пикирлер әл ичинде арбын. Алсак, «Балалык чак—баарына қызыгуу, Өспүрүм чак — токтолбой өнүгүү, Жигиттик кез — таптаган болоттой жетилүү».

Тигил же бул жаш куракка таандык әлдин талабы менен тарбия программасы тушоо кесүү тоюнда берилчү карыялардын батасында таамай түүнтүлат. «Жаманга жанашпа, элинден адашпа. Эки жашында айырмач токулган куланга мин. Жетинде алкынган бууданга мин. Мал күзөтүп кырда жүргүн. Тогузунда тойго аттан. Он эки, мүчөлүң-оолугүп бала жигит болоор кезин. Эр жетип кыйыр сактап журт багаар кезин. Ошону билгин». (Т. Сыдыкбеков. Табылга. Б.: 1991, 97-б.).

Колдо болгон этнографиялык, фольклордук материалдар тастыктагандай, кыргыз эли баланы тарбиялоо иши канчалык эрте башталса, анын натыйжасы ошончолук жемиштүү болоорун ачык-айкын түшүнгөн. Әлдин бул көз карашы да тарбиялоону табиятка шайкеш жүргүзүү жөнүндөгү әлдин эмпирикалык билимдерине негизделген. Муну «Жашында жакшы көктөгөн көчөт, тез өсүп-өнөт: адам да ошондой. Жашында сергек, сезимтал болсо, чоңойгондо баамчыл, тырыщаак, мээнеткеч адам болот» — деген әлдик пикирлер ырастап турат.

Әлдин түшүнүгүндө адам жашында жабышкан жаман адат менен өнөкөттөн өлгөндө гана кутулат. Бул әлдик педагогикалык тыянак «Сүт менен бүткөн мүнөз, сөөк менен кетет», «Жашында кылжың болсо, карыганды мылжың болот», «Козусунда тойбогон токтусунда түрткөйүн койбойт» деген сыйктуу макалдарда таасын түүнтүлгөн. Ошондуктан, әлдин тарбия практикасында «Баланы башынан...», «Жаш кезинде билгениң ташка тамга баскандай» деген эреже-жоболор ырааттуу жетекчиликке алынган.

Адамдын курактык-психологиялык өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү аракети акындар чыгармачылыгына да мүнөздүү. Мисал иретинде Жецижоктун «Балалык, Токтогулдуң «Тойпондогон жаш балдар», «Балалык» аттуу чыгармаларын көрсөтүүгө болот. Тилекке каршы, бул багыттагы әлдик эмпирикалык билимдер этнопедагогика жана этнопсихология илимдеринде атайын андала элек. Албетте, бул ар тараалтуу изилдөөлөрдү талап кылуучу татаал маселе. Ушундан улам, төмөндө сунуш кылынуучу жаш курактык өнүгүүгө байланышкан мү-

нөздөмөлөрдү ақыркы тыянак катары тануулоодон алыспыз.

Адатта, кыргыз эли адамдын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн шарттуу түрдө «Балалык», «Жаштык», «Токтолгон мезгил», «Карылык» деп бөлүп карайт. Бирок, бул мүнөздөмөлөрдү адамдын конкреттүү кайсы курагына таандык экендигин таамай, так ажыратып кароо кыйын. Байкоолорго караганда, бул багыттагы элдик мүнөздөмөлөр адамдын өсүп-өнүгүшүндөгү белгилерге, социалдык-турмуштук тажрыйбаларына, коомдо ээлеген ордуна карай берилген.

Кыргыздар «балалыктын», өзгөчө адам өмүрүнүн алгачка беш жашка чейинки мезгилине өзгөчө маани беришкен. Башкача айтканда, бул куракты адамдын интенсивдүү өсүп-өнүгүшүнүн мезгили катары эсептешкен. «Бешик баласы беш түлөйт» деген элдик макал да ушул жагдайлардан улам жааралган болуу керек. Элдин тарбия практикасында бул мезгилдеги баланын өсүп өнүгүүсүндөгү жалпы сапаттык белгилердин баары эске алынган.

Эл баланын төрөлгөндөн кийинки мезгилин «кыркы чыга элек бала», «кызыл эт бала», айрым учурларда «чурпө» деп мүнөздөгөн. Элдин түшүнүгүндө бул мезгилде баланын организминде өзүн өзү коргоо иммунитети али иштелип чыкпайт. Ошондуктан, кыркы чыга элек баланын жаткан бешигин таза кармап, аны көп кармaloого, бөлөк бөтөн адамдарга, жадагалса атасына, туугандарына да өбүүгө тыюу салышкан. Кыргызда «3—5 айлык бала күлүшүп калган бала» — деп мүнөздөлөт. Анткени, бул мезгилде бала өз жакындарын көргөндө эмоцияналдык абалын туунтат, сүйүнүп, күлүп, умтула баштайт.

Баланын 1—1,5 жаш курагын эл өнүгүүнүн өзгөчө баскычы катары карайт. Тоо булбулу Токтогул мүнөздөгөндөй, бала «бир жашында билинип, кылгы көзгө илинип», там-туң басып, балдырап, айрым сөздөрдү так айта баштайт. Ошондуктан, бул куракта балдарга «тамтуң баскан бала», «тили чыккан бала» деп көп жактуу мүнөздөмө берилет. Ал эми баланын экиден учкө чейинки курагы «жүгүрүп жүргөн бала» деп мүнөздөлөт. Анткени эки жашар балага «жаны жай албаган», көп кыймылдуулук, «чан-тополондуулук» мүнөздүү.

Көрүнүктүү психолог Л.С. Выготский баланын 3 жаштык курагы кооптуу мезгил (кризистик момент), бул учурда баланын өнүгүүсүндө олуттуу өзгөрүүлөр

болот деп мүнөздөгөн. Бул жагдай кыргыз эл педагогикасында да қылдат эске алынган. Элдин баамында бала бул куракта күн сайын, ай сайын өсүү, жетилүү процессинде болот. Анын жаңы сөзү, жаңы жоруктары өсүп чыга келет. Баланын тиилинин шириндиги артат, сөз байлыгы өсөт, жөн сүйләбөй, аламан сүйлөп адамдын черин жазат. Ошол эле мезгилде «барды-жокту тап» деген ата-энени түйшүккө салчу осол жоруктары да пайда боло баштайды.

Элдин таалим-тарбия практикасында балдарды эмгек қылууга үйрөтүү эрте жашынан эле башталат. Атап айтканда, ата-энелер балдарды 4—5 жашынан баштап эле өзүн кароого, кийимдерин күтүүгө, үйдөгү тазалыкты, иреттүүлүктүү сактосго, бешик терметип бөбөктөрүн багууга, көмөктөшүүгө үйрөтө баштаган. Ошондуктан, бул курактагы баланы «өзүн өзү эптеп», «санча-мынча ишке жарап калган» бала деп мүнөздөшкөн. **Ошолу** менен бирдикте бул куракта «Тиши чыккан балага чай-нап берген аш болбойт» деп, алардын өз алдынчалыгын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бөлүшкөн.

Кыргыз элинде 7—8 жаштагы баланы «кол арага жарап калган бала» деп мүнөздөштөт. Чындыгында эле, бул курактагы балдар мал кайтарууда, багууда, кыздар ийне кармап, үй шыпырып, тамак даярдоодо ата-энелерине дилгирлик менен жакындан жардам көрсөтө башташат. Бул курактагы балдар адеп-ахлактык түшүнүктөрдү, жүрүш-туруш адебин тез кабыл аlyшат. Ушундан улам, ата-энелер балдарды олдоксон жорук-жосундардан окчун кармап, айрым адепсиз көрүнүштөрдүн маанисин туура түшүндүрүүгө далалат кылышкан.

9—10 жаштагы бала айрым жумуштарды кадыресе өз алдынча аткара баштайды. Ошол эмгек иш аракеттерине жаraphа алар «орок сргонго», «мал бакканга жарап калган бала» деп мүнөздөшкөн. Кыз балдар уул балдарга караганда социалдык-турмуштук тажыйбадарды өтө тез кабылдайт. Өзүнүн келбет-боюна, жүрүш-турушуна олуттуу көңүл бура баштайды. Атап айтканда, эркек балдардан бөлөк ойнойт, атасынан, улуу агаларынан иймене баштайды. Ошону менен бирдикте үй-бүлөдөгү милдети да күчөйт. Ар кандай жумушту энеси менен барабар аткарууга көнүгө баштайды. Ал эми үйдөгү тазалыкты сактоо ушул жаштагы кыздардын түздөн-түз милдетине айланат. Коомдук пикир да «Кыздуу үйдө кыл жатпайт» деп кыздардан ушуну талап кылат.

Кыргызда 12 жаш мүчөл жылы эрезеге жеткен же балакатка жеткен курак деп мүнөздөлөт. Өткөн замандарда 12 жаштагы баланы дене бою, ақыл тажрыйбасы жагынан жетилген курак деп эсептешкен. Мындан әлдин баланың өсүп-өнүгүшүнө карата оптимисттик мамилесин ачык байкоого болот. Мындаидай әлдик педагогикалык туюмду «Манас» эпосунан да даана көрүүгө бололот. Алсак, Манас да, Семетей да 12—13 жаш курагында баралына толуп, кыргыздын намысын коргоп, айтса Жарапшандай баатырдык сапатка ээ болот. Ырасында эле 12—13 жаштагы уул баланы (өзгөчө андан улуу уул балдар же атасы жок үй-бүлөлөрдө) кыргыздар «кадыресе эр жеткен адам» катары кабылдап, аркабел тутушкан. Кыргыз элинде жаштар 17—19 жаш курагынан баштап үй-бүлө куруп, турмушту баштан кечирип баштайт. Алар «жаны орозгер», өз алдынча түтүн булаткан үй-бүлө катары өздөрүн өздөрү каржылап, тууган-урук, эл-журт менен салттуу катыш мамилелерин өз алдынча жүргүзүшөт. Бирок, алардын үй-бүлөлүк турмушун бекемдөө максатында ата-эне, чоң ата, чоң энелер, жакындары ар тарааптуу камкордук көрсөтүшөт. Бул иште өзгөчө «өкүл ата», «өкүл энелердин» орду чоң. «Өкүл эне» жана «өкүл ата» жаны үй-бүлөгө ақыл-насаат айтып, кемчилигине каралашууга, өздөрү өрнөк көрсөтүүгө милдеттүү болуп саналат.

Элде 30—35 жаш «токтолгон курак» деп эсептелинет. Токтолгон курак адамдын материалдык жактан, социалдык тажрыйба жагынан толук жетилүүсүн мүнөздөйт. Демек, бул курактагы адамдын инсаны ата-эне болуу, нускалдуу тарбиячылык, эмгекке дасыкандык, бийик парасаттуулук сыйктуу мерчемдер менен бааланат.

Кыргыз элинде 50 жаш «эл ортону» деп мүнөздөлөт. Ал эми 60 жаштан аркы адамдар улгайгандардын катарына кирет да, «карыйя», «аксакал» деп мүнөздөлөт. Бирок, «ак сакал», «карыйя» деген мүнөздөмө улгайган адамдардын баарына карата айтыла бербейт. Элде «жакшы карыптыр», «жакшы карылык берсин» деген түшүнүктөр бар. Анын негизинде адам жакшы, узак гана жашабастан, бийик нарк-нускага ээ болуусу зарыл деген әлдик тилек да, талап да жатат. Жакшы карыйя әлдик адеп-нарктын күзгүсү катары өзүн дайыма өрнөктүү тутат. Андайлар балдардын көзүнчө, жаман сөз айтып, ичкилик ичүүдөн, адепсиз жүрүм-турумдан айбыгышат.

Элдик педагогикада мурункулардан калган адеп-нарктын, каада-салттардын сакталышын муундарга мурасталып, өсүп-өнүгүшүп да карыялардын өмүр үлгүсү, өрнөгү менен тыгыз байланыштуу карайт. Бул же-иүндө элдик макалдарда «Өрнөктүү карыя жок жерде өнөрлүү жаш да жок», «Узунсуз кыска болбайт, улуусуз пуска болбайт» деп айтылат. Чындыгында, элдин эзел-тен калыптанган акыл тажрыйбаларын эсине сактаган, ыймандуу, санжыралуу, нарктуу карыяларды калайык-калк тириүү казына катары кабылдаган. Ошондуктан, элде «Карысы бардын ырысы бар», «Кары үйдүн куту», «Карынын сөзүн капка сал» деп айтылат.

Жаштар менен карыялардын турмуштагы социалдык ордун, алардын ортосундагы рухий байланыштын маңызын «жаш күчү менен, кары кеңеши менен» деген элдик макал да ырастап турат. Демек, жаштарга нарк, нуска калтыруу карыларга коюлуучу эң башкы талап. Бул жагдай XIX кылымда жашап өткөн эл **акылманы Сары** акенин калайыктын калың катмарына белгилүү: «Мол-долордон кат калса, усталардан дат калса, **карыялардан** урпактар айтып жүрөр акыл-насаат сөз калат. Алды муун көп болот, артыбызда сөз калсын, келээр муунга кеп калсын»,— деген санат сөздөрүндө да таамай чагылдырылган.

Өз алдынча иштөө үчүн негизги бағыттар.

1. Баланы сүйүү, тукум улоо, көп балалуулук кыргыз элине таандык өзгөчөлүк дейбиз. Бул салттуу өзгөчөлүк сен жашаган айылда, райондо, областта кандай сакталган? Байкоо жүргүз.

2. Эмне үчүн эл мураскерликти баланын келечегин аныктоочу башкы фактор катары караган. Бул маселенин түп-жайын чечмелөө. Көчмөн элдердин педагогикалык маданиятында табият кандай маанигэ ээ болгон. «Баланы төрөйсүң го, бирок кыял-жоругун кошо жаратылбайың»,— дешет кыргыз аялдары. Мунун маңызы эмнеде?

3. Кыргыздардын педагогикалык маданиятындагы «Тарбия», «тартип» сыйктуу терминдердин түнкү мааниси эмнеде? «Торолтуу», «алдейлөө», «телчикирүү», «үйрөтүү», «көз болуу», «кароо», «кемелине келтируү», «эрэззеге жеткируү» сыйктуу ж. б. салттуу педагогикалык терминдердин маңызын чечмелөө.

4. Кыргыз элиниң педагогикалык маданиятындагы

инсан идеалына байланыштуу түшүнүктөргө мүнөздөмө бер. Аларды турмуштук мисалдар менен бекемде.

5. Элдик тарбия кандай принциптерге негизделген?
Алардын маанисин чечмелө.

Сунуш кылышкан адабияттар

1. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. — Ф. 1990.
2. Акматалиев А. Баба салты, эне адеби. — Бишкек. 1993.
3. Волков Г. Н. Этнопедагогика — Чебоксары, 1974.
4. Васильцова З. П. Мудрые заповеди народной педагогики. М. 1984.
5. Кыргыздар: - санжыра, тарых, мурас, салт. I—II китептер — Бишкек, 1991.
6. Плоских В., Мокрынин В. Кыргыздардын жана кыргызстандын тарыхы. — Б. 1993.
7. Ормонов Т. Мудрые заповеди народа. // Семья и школа, 1977, № 11.
8. Иптаров С. Манасыят — духовная основа возрождения педагогической культуры народа. // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. 1995, № 4.

МАЗМУНУ

АЛГЫ СӨЗ	3
I бап. ЭТНОПЕДАГОГИКА ИЛИМИ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫMAT	5
§ 1. Элдик педагогика жана этнопедагогика терминдерине жалпы мүнөздөмө	5
§ 2. Этнопедагогика илиминин милдети жана проблемалары	8
§ 3. Элдик педагогиканын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү	11
§ 4. Этнопедагогика илиминин тармактары, башка илимдер менен байланышы	15
§ 5. Классикалык илиний педагогика жана элдин таалим-тарбия тажрыйбалары	21
§ 6. Этнопедагогикалык изилдөөлөрдүн тарыхы жана азыркы абалы	28
II бап. КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ ТАРБИЯ-ЛООНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	31
§ 1. Балдар — турмуштун туткасы, элдин келечеги таалим-тарбиянын предмети	31
§ 2. Адамдын калыптанышын аныктоочу негизги факторлор	39
§ 3. Тарбиялоонун маңызы жөнүндөгү элдик түшүнүктөр	45
§ 4. Тарбиялоонун максаты жана милдеттери	50
§ 5. Элдик тарбиянын эреже-жоболору	58

Учебное издание
Алимбеков Акматали
ЭТНОПЕДАГОГИКА ҚЫРГЫЗОВ
на кыргызском языке
Окуу куралы
Алимбеков Акматали
ҚЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

Жооптуу редактору С. Иптаров.

Сүрөтчүсү М. Исмаилов.

Басууга 8.12.96 кол коюлду. Форматы 84×108
көлөмү 4 физ. басма табак. Заказ 31.
Нускасы 2000. Баасы келишим менен.

г. Бишкек, «Алтын Тамга», ул. Орозбекова, 44.